

ТАНДАЛМА

ХАДИСТЕР

Бишкек - 2009

ISLAM INTERNATIONAL PUBLICATIONS LTD.

ТАНДАЛМА ХАДИСТЕР

“SELECTED SAYINGS OF THE HOLY PROPHET”

(KYRGYZ TRANSLATION)

First edition 2000, published in Kyrgyzstan in 2009

Translated in to Kyrgyz by: Basharat Ahmad

Checked by: Kasimbaeva K., Bektenov A.

Composed by: Arshad Mehmood

© ISLAM INTERNATIONAL PUBLICATIONS LTD.

Published by: Islam International Publications Ltd. Islamabad, Sheephatch Lane, Tilford, Surrey GU 10 2AQ, U.K. and
Representatives “Mission of the Ahmadiyya Muslim Community” in Kyrgyz Republic
21, pereulok Magnitogorsky, Bishkek, KYRGYZSTAN

Издано “Ислам Интернашил Пабликейшнз Лимитид”, “Исламабад”, Шипхэтч
Лэйн, Тилфорд, Суррей GU 10 2AQ, Великобритания и
Представительство “Миссия Ахмадийской Мусульманской Общины” в
Кыргызской Республики. пер. Магнитогорский, 21 г. Бишкек, КЫРГЫЗСТАН

Printed by: “Biyitik” tipographiya, J. Abdurahmanov, 170 “A”
Bishkek, Kyrgyz Republic

ISBN: 978 1 84880 354 1



Сайиднаа Азирети Мырза Тахир Ахмад *Халифатуль-Масийхир-Рабиъ* *рахимахуллаах* Ахмадия Мусулман Жамаатынын 1989-жылы өткөрүлгөн жүз жылдык маарекеси учурунда айрым бир маанилүү темалар боюнча Куани каримдин «Тандалма аяттары», Ислам негиздөөчүсү Азирети Мухаммад Мустафаа *саллаллааху алайхи ва салламдын* «Тандалма хадистери» жана Ахмадия Мусулман Жамаатынын негиздөөчүсү Азирети Мырза Гулам Ахмад Масийхи Мавъуд жана Имам Махдий *алайхисалаамдын* «Тандалма жазууларын» көторуп, кеминде дүйнөнүн жүз тилинде бастырууга чечим чыгарып, аларды дүйнөгө бир пакиза белек катары тартуулоону каалаган эле.

Азирети Мырза Тахир Ахмад *рахимахуллаах* тириүү кезинде кээ бир тилдердеги котормолорду чыгарууга үлгүрбөй калган. Азирети Мырза Масрур Ахмад *Халифатуль-Масийхиль-Хаамис* *аййадахуллааху таъала би насрихил азиз* Ахмадия Хилаафатынын 2008-жылы өткөрүлгөн жүз жылдык маарекеси учурунда анын тилегин орундантуу максатында ошол котормолорду бастырууга көрсөтмө берди. Биз Азирети Мырза Масрур Ахмад *Халифатуль-Масийхиль-Хаамис* *аййадахуллааху таъала би насрихил азиздин* көрсөтмөсүнө ылайык аларды басмадан чыгаруу сыймыгына ээ болуудабыз. Мына ошол руханий белек сиздерге сунуш кылышат.

Ислам жана башка диндер тууралуу ар кандай маалыматтар, китептер, ошондой эле Курани карим котормолору үчүн төмөнкү телефон, факс, даректерге кайрылыңыздар:

- 1.** 16 GRESSEN HALL ROAD
S W 18 5QL LONDON UK
Tel: +44 208 870 8517
Fax: +44 208 874 47792
- 2.** РОССИЯ 105094 Москва
ул. Госпитальный вал,
д. 5, корп. 18. кв. 249
Тел./факс: (0495) 360 27 90
- 3.** РОССИЯ 420136 Татарстан
Казан, ул. Чуйкова, д. 19, кв. 105, РО
Ахмадийская Мусульманская Община
Тел./факс: (8432) 22 11 98
- 4.** КАЗАХСТАН 050010 Алматы
ул. Байтасова, 9^г, РО “НАМЖ РК”
Тел: (7272) 91 49 81
факс: (7272) 91 04 58
- 5.** КАЗАХСТАН 486008 Шымкент
ул. Торекулова д: 161
Тел./факс: (7252) 57 22 94
- 6.** КАЗАХСТАН 040000
Талдыкорган
мкр. Карагат. дом 10 б кв. 32
Тел.: (7282) 30 54 23
- 7.** КАЗАХСТАН 071411 Семипалатинск
ул. Каркаралинская 22, кв. 8
Тел.: (7222) 42 24 56
- 8.** КЫРГЫЗСТАН 720031 Бишкек
ул. Магнитогорская, 21
Тел./факс: (0312) 44-23-09
ahmadiyyat.kyrgyzstan@gmail.com

МАЗМУНУ

1. Баш сөз.....	4
2. Ой-ниет жана амалдар жөнүндө.....	9
3. А лла тааланын ысымынын бийиктиги.....	11
4. Тенденциелер жок тавхийд.....	13
5. Эң жакшы зикир - Алланы эскерүү.....	14
6. Алла тааланы сүйүү.....	18
7. Курани карим.....	22
8. Сүйүктүү Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллааху алайхи ва салламдын таза үлгүсү.....	24
9. Исламдын негиздері.....	27
10. Намаздын шарттары жана адептери.....	29
11. Орозо.....	34
12. Ажылык.....	36
13. Алла жолунда сарптоо.....	38
14. Амр биль-маъруф жана нахий аниль-мункар.....	43
15. Адал жана арам.....	46
16. Нике.....	48
17. Жакшы мамиле кылуу.....	50
18. Мусулмандар айлана чөйрөсү.....	54
19. Шүтүрчүлүк жана ыраазычылыкты билдириүү.....	57
20. Ата-энелерди сыйлоо.....	58
21. Кошуналар менен жакшы мамиледе болуу.....	60
22. Алсыздарга мээримдүү болуу.....	62
23. Кечиримдүү болуу.....	63
24. Жеп-ичүүнүн адеби.....	64
25. Кийим-кечек.....	65
26. Тазалык жана аруулук.....	66
27. Көрө алbastык.....	67
28. Текеберлик.....	69
29. Жалган сүйлөө.....	70
30. Исламдын кейиштүү ахвалы.....	72
31. Имам Махдийдин чыгуусу.....	74
32. Коштошуу ажылыктагы кутба.....	78

БАШ СӨЗ

Ислам - бир улуу дин жана жашоо мыйзамы. Мунун бийиктигинин негизги себеби төмөнкүдөй: Курани карим кемчиликтөрдөн таза жана жетик таалимдерди өз ичине камтыган. Ошондой эле Исламдын негиздөөчүсү - Азирети Мухаммад Мустафаа *саллалааху алайхи ва саллам* ошол бардык таалимдерге толук бойdon амал кылыш турган. Ал зат *саллалааху алайхи ва саллам* өзү сунуш кылган таалимдери боюнча жандуу жана түбөлүк үлгүлөрдү да көрсөткөн.

Анын амалы менен таалимдеринин ортосундагы терең жана тыгыз байланыш сахаабаларда өчпөс издерди калтырды. Ал зат *саллалааху алайхи ва саллам* көз өткөн соң анын улуу мартабалуу өмүрлүк жубайы - Азирети Айша *разиялааху анхаадан* сүйүктүү Пайгамбарыбыз Мухаммад *саллалааху алайхи ва салламдын* ыйык жана аруу жашоосу туурасында суралганды, ал: «Анын амалы Курани карим (түшүндүрмөсү) болгон», - деп жооп берген.

Ал зат *саллалааху алайхи ва салламдын* сөздөрү менен Кудайдын вахий-аянынын ортосунда эч кандай карама-каршылык болгон эмес. Ага түшкөн вахий-аян абдан таза болгон, ага анын жеке пикирлери жана каалоолору эч аралашкан эмес. Курани карим бул жөнүндө: «Ал өз тарабынан эч нерсе айтчу эмес, тескерисинче анын бардык айткандары Кудайдын вахий-аянына ылайык болчу», - деп аныктама берет.

Ошентип, Курани карим кыямат күнүнө чейинки бардык адамдар үчүн бир ыйык үлгү катары сунушталганы жөн жерден эмес, Алла таала Курани каримде: «Силер үчүн Алланын Пайгамбарында бир таза үлгү бар», - деп айтат.

Адамзатка тиешелүү айрым маселелер боюнча Курани карим аяттарынын тандалма китечеси мурда бастырылып чыгарылган. Эми, хадистердин бир кыскача тандалмасы же башкача айтканда, сүйүктүү Пайгамбарыбыз Мухаммад *саллалааху алайхи ва салламдын* ыйык жашоосу, анын жүрүмтуруму жана анын айткандарынан турган бир тандалма сунуш кылышында. Ушул тандалманы окугандан кийин сүйүктүү

Пайгамбарыбыз Мухаммад *саллалааху алайхи ва салламдын* күндөлүк жашоосу, ибадаты, анын улуу салтанаттуу руханий даражалары жана таалим-тарбия ыкмалары туурасында маалымат алууга болот.

Кээ бир рабаяттар сүйүктүү Пайгамбарыбыз Мухаммад *саллалааху алайхи ва салламдын* тириүү кезинде эле жазылган болчу, ал эми көпчүлүк рабаяттар ал зат *саллалааху алайхи ва салламдын* көзү өткөн соң болжол менен эки жуз жылдан кийин жазылып алынган. Көпчүлүк рабаяттар ушунчалык узак мөөнөттөн кийин жыйналып алынганына карабастан, төмөндөгүдөй себептерден улам бул рабаяттарды абдан ишеничтүү деп билүүгө болот:

Сүйүктүү Пайгамбарыбыз Мухаммад *саллалааху алайхи ва салламдын* айткандары анын сахаабаларынын назарында абдан берекелүү жана зарыл эсептелгендиктен, ал зат *саллалааху алайхи ва саллам* айткан ар бир сөздү сахаабалар дароо жаттап алып, дайыма өз ара тынымсыз кайталап турушчу.

Экинчи эн маанилүү себеп төмөнкүдөй болчу: ал зат *саллалааху алайхи ва салламдын* айткандары абдан чоң кубаныч жана берилүү менен угулчу. Ал зат *саллалааху алайхи ва саллам* айткан түпкү сөздөрдү өзгөртүү же бир аз болсо да кошумчаларды киргизүү Алла таала тарабынан кечирилгис кылмыш эсептелчү. Бул жөнүндө сүйүктүү Пайгамбарыбыз Мухаммад *саллалааху алайхи ва салламдын* сөздөрүндө төмөнкү эскертме кезигет: «Мен сүйлөбөгөн сөздөрдү мага таандык кыла турган бирөө (акыретте) тозоктон орун алат».

Үчүнчү себеби, адамдар ал зат *саллалааху алайхи ва саллам* тууралуу же ал айткан сөздөрдү кимdir бирөөнүн алдында айтып бергенде, ал тек гана сөздөрдү эмес, тескерисинче рабаятты баяндаган адамдын аты-жөнү жана башка маалыматтарды да эске тутуп алуу уккан адамдын милдети эсептелчү. Анткени, эгер рабаяттын ишенимдүүлүгү дагы теренирээк изилдениши керек болсо, анда рабаятты баяндаган адам үчүн түпкү рабаяттын негизги булагынан көрсөтө алыши зарыл болгон.

Төртүнчү эң маанилүү себеби, сүйүктүү Пайгамбарыбыз Мухаммад *саллалааху алайхи ва салламдын* келүүсүнөн мурда эле араб коому өзүнүн жаттоо жөндөмдүүлүгү боюнча даңын тараткан эле. Сүйүктүү Пайгамбарыбыз Мухаммад *саллалааху алайхи ва салламдын* чыгуусунан илгери эле араб акындарынын жүз миндеген же андан да көбүрөөк ырларын жатка билгендер болгон. Мындан тышкaryы санжыраларды жаттоо боюнча дагы арабдар жөндөмдүү эле.

Сүйүктүү Пайгамбарыбыз Мухаммад *саллалааху алайхи ва саллам* келген соң анын жолдоочуларынын руханий даражасы өтө жогорулаган. Ошондой эле көбүртүп-жабыртып сүйлөө адаты сындала башталды. Мындан тышкaryы Курани каримде тек гана чындыкка эмес, тескерисинче рабаяттардын ишенимдүү-ишенимсиз экендиги тууралуу изилдөөлөрдү жүргүзүүгө да басым жасалды.

Жогорудагы себептерге караганда, Исламдын Негиздөөчүсүнүн сөздөрүн жыйноо ишинде жана башка тарыхый материалдарды топтоо ишинде болуп көрбөгөндөй этияттык кылышынды.

Ушул сөздөрдү жыйноо учурунда мусулман аалымдары абдан терең изилдөөлөрдү жүргүзүшкөн жана рабаяттардын ишенимдүү-ишенимсиздигине ушуучалык кылдат көңүл бурушкан: натыйжада кандайдыр бир башка (тарыхый) материалдарды топтоо ишин Исламдын ыйык Негиздөөчүсү *саллалааху алайхи ва салламдын* сөздөрүн жыйноо ишине салыштырууга болбөйт. Ар бир хадисти баяндаган рабаятчынын чынжырынын ар бир алкагы хадистердин чоң топтомдорунда айтылган. А түгүл рабаятчылардын адеп-ахлагы жана алардын ишенимдүү-ишенимсиз экендигин изилдөө иши өзүнчө эркин темага айланган. Натыйжада, рабаятчылардын ишенимдүү-ишенимсиз экендигин изилдөө жана аларды иликтөө иштери боюнча адамзат тарыхында алгачкы ирет бир жаңы илимий бөлүм ачылган.

Биз Ислам жөнүндө абдан аз маалыматка ээ болгон окурмандарыбыздын пайдасы үчүн төмөнкүдөй нерсени айтып кетүүнү зарыл деп таптык: хадис темасында жазылган он чактыдай китептердин арасында мусулман аалымдарынын

назарында алты өзгөчө мааниге ээ болгон китеңтер бар деп эсептелет. Булар *Сихаа сүттә*¹ деп аталат. Колунуздардагы ушул кыскача топтомдо келтирилген көпчүлүк хадистер кеп кылынган алты хадис китебинен алынган. Ошол хадис китеңтерин жана аларды жыйнаган аалымдарды тааныштыра кетсек:

1. Сахих Бухарий - Курани каримден кийинки эң ишенимдүү китең эсептелинет. Бул китеңти Бухарадан (Өзбекистан) чыккан Мухаммад Исмаайил (194-256-хижра) жыйнаган. Жалпы эл Имам Бухарий деп билет.

2. Сахих Муслим - Бул китең маанилүүлүгү жагынан экинчи даражада турат. Муну Хурасан өлкөсүнө караштуу Нейшапур шаарынан чыккан Муслим бин аль-Хажжааж (202-261 хижра) жыйнаган.

3. Жаамиъут-Термизий - Бул китең үчүнчү даражада турат. Муну Термизден (Өзбекистан) чыккан Имам Мухаммад бин Иса (209-279-хижра) топтогон.

4. Сунан Абу Давуд - Кийинки даражада турган китең. Сулайман бин аль-Ашъяс (202-275-хижра) жыйнаган. Ал Абу Давуд аты менен белгилүү болгон.

5. Сунан Ибни Маажа - Ишенимдүүлүгү жагынан бешинчи даражада турат. Ирактын белгилүү Казвийн аттуу шаарынан чыккан Мухаммад ибни Маажа (209-275-хижра) топтогон.

6. Сунан Нисаайй - Бул китең алтынчы даражада турат. Ахмад бин Шуъайб (215-306-хижра) жыйнаган. Хурасандын Нисаай шаарынан чыккандыктан Нисаай деп таанылган.

Муатта Имам Маалик - *Сихаа сүттә*дан тышкary *Муатта Имам Маалик* аты менен белгилүү болгон дагы бир маанилүү хадис жыйнагы бар. Аны жалпысынан Имам Маалик аты менен белгилүү болгон Маалик бин Анас жыйнаган. Мунун *Сихаа сүттә*га кошулбаганынын себеби - чындыгында, бул китең *Фикх*² илиминин китеңи болуп эсептелет. Мында келтирилген хадистер *Фикх* маселелерине таандык. *Муатта Имам Маалик*те баяндалган рабаяттардын

1. Эң туура алты.

2. Юридикалык маселелер жана ибадаттар тууралуу илим.

ишенимдүү экенинин далили: алардын баары *Саих Бухарий* жана *Саих Муслимде* да кезигет. Хадистерди жыйноочулардын арасында Имам Мааликтин мартабасы ушунчалык бийик: ал *Имамуль-Мухаддисийн*³ деп аталац. Хадистерди жыйноочу аалымдардын бардыгы анын ушул бийик даражасын тастыкташкан.

*Аришад Мехмуд
Кыргызстандагы Ахмадия
Мусулман Жамааты жетекчisi*

3. Хадис жыйноочулардын жетекчisi.

ОЙ-НИЕТ ЖАНА АМАЛДАР ЖӨНҮНДӨ

1. حَدَّثَنَا الْخَمِيْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفِيَّاً قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَاحِنِ الْلَّيْثِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْمِنْبَرِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقُولُ: إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا إِلْكُلُ امْرِيٍّ مَانُوْيِّ، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا، أَوْ امْرَأَةٌ يَنْكُحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَا جَرَّ إِلَيْهِ. (بخاري)

Хамидий Суфяндан, Суфян аль-Ансаарийден, ал Мухаммад бин Ибраахимден, ал Алакама бин Ваккаас аль-Лайсийден, ал Умар бин аль-Хаттаабдан мындай деп укканын рабаят этет: «Ал минбар⁴да туруп, Пайгамбар *саллаллааху алайхи ва саллам*дан мындай деп укканын айтып берди: бардык амалдар ниетке барып такалат. Ар бир адамга анын ниетине жараша гана сыйлык берилет. Ошентип, кимде-ким Алла таала жана Пайгамбар үчүн хижрат⁵ кылса, анын хижраты Алла таала жана Пайгамбар үчүн эсептелет. Кимде-ким дүйнөлүк максатына жетүү үчүн хижрат кылса, анын хижраты дүйнөлүк максатына таандык болот. Эгер кимдир бирөө бир аялга үйлөнүү максатында хижрат кылса, анын хижраты ал көздөгөн нерсеге таандык эсептелет.

4. Мечиттеги имам кутба берүүчү жай.

5. «Көчүү» дегенди билдирет.

2. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمَّرٍ وَبْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ، وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَانَهُ اللَّهُ عَنْهُ". (بخاري)

Азирети Абдулла бин Амар бин аль-Аас разияллааху анхунун рабаяты боюнча, Пайгамбар саллаллааху алайхи ва саллам мындай деп айткан: «Кимдин тилинен жана колунан башка мусулмандар аман болсо, ал чыныгы мусулман. Ошондой эле Алла таала тыюу салган нерсени таштаган бирөө гана чыныгы мухаажир⁶».

6. «Көчмөн» дегенди билдирет.

АЛЛА ТААЛАНЫН ЫСЫМЫНЫН БИЙИКТИГИ

3. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ هَذِهِ الْآيَةَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ 《وَالسَّمُونُ مَطْوِيَاتٌ بِيمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ》 قَالَ: يَقُولُ اللَّهُ: أَنَا الْجَبَارُ، أَنَا الْمُتَكَبِّرُ، أَنَا الْمَلِكُ، أَنَا الْمُتَعَالُ، يُمْجَدُ نَفْسَهُ، قَالَ: فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ يُرَدِّدُهَا، حَتَّى رَجَفَ بِهِ الْمِنْبَرُ، حَتَّى ظَنَّنَا أَنَّهُ سَيَخْرُبُ. (مسند احمد)

Азирети Абдулла бин Умар разияллааху анху мындей деп рабаят этет: «Пайгамбар саллаллааху алаихи ва саллам минбарда отуруп, төмөнкүдөй аятты окуду:

«Вассамааваату матвийатун би йаминихий субхаанаху ва таъалаа аммаа йушрикууна»⁷. («Аз-Зумар» сүрөөсү: 68)

Тактап айтканда, асман жана жер - экөө төң (кыямат күнү) Алла тааланын он колунда оролуп турган болот. Ал таза жана алар (Ага) төңештирип жаткан (бардык) нерселеринен жогору.

Пайгамбар саллаллааху алаихи ва саллам Алла тааланын мындей деп айтканын баяндады:

«Мен эң күчтүүмүн жана зыянды толтуруучумун. Эң бийик жана эң жогорку салтанаттуу Падышшамын». Ушинтип, Алла таала Өзүнө мактоо-алкоо айттат жана улуктайт. Пайгамбар саллаллааху алаихи ва саллам ушул сөздөрдү ушунчалык толкуундануу менен кайталап турган: минбар катуу кыймылдай баштады жана биз: «Ал минбардан түшүп кетпесин», - деп ойлодук».

7. 《وَالسَّمُونُ مَطْوِيَاتٌ بِيمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ》

4. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهِ وَسَلَّمَ: "كَلِمَاتٍ حَبَّيْتَنِي إِلَى الرَّحْمَانِ، خَفِيَّتَنِي عَلَى الْلِّسَانِ، ثَقِيلَتَنِي فِي الْمَيْزَانِ: سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمُ". (بخارى)

Азирети Абу Хурайра разияллааху анхунун рабаяты боюнча, Пайгамбар саллаллааху алаихи ва саллам мындай деп айткан:

«Эки сөз Алла таалага абдан жагат. Алар тилде женил, бирок өлчөөдө салмактуу. Алар төмөнкүлөр:

«Субхааналлаахи ваби хамдихий субхааналлаахил ъазийм»⁸

Котормосу: Алла таала Өзүнүн мактоо-алкоосу менен Ыйык. Улук Алла - Ыйык.

8. ﴿سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمُ﴾

ТЕНДЕШИ ЖОК ТАВХИЙД⁹

5. عن همام بن منبه قال هذا ما حذثنا به أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عزوجل: كذبنا عبدي ولم يكن له ذلك وشتمني ولم يكن له ذلك، تكذبنا إياتي أن يقول: لن يعذننا كما بذنا، وأما شتمة إياتي يقول: اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، وَإِنَّا الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لِّي كُفُواً أَحَدٌ. (مسند احمد)

Азирети Абу Хурайра разияллааху анхудан Хаммаам бин Мунабба мындай деп рабаят этет: «Пайгамбар саллаллааху алайхи ва саллам Алла тааланын мындай айтканын баян кылды: «Менин пендем улуктугумду жокко чыгарат, бул ага жарашпайт. Ал Мага орой сөз айтат, чынында ушундай кылууга анын укугу жок болчу. Анын улуктугумду жокко чыгаруусу төмөнкүчө: ал киши: «(Алла) мени биринчи ирет жаратты, бирок өлгөндөн кийин кайра жарата албайт», - деп айтат. Мага орой сөз айткандыгы төмөнкүчө: ал киши: «Алла бирөөнү Өзүнө уул кылып алды», - деп айтат. Акыйкатта болсо, Мен Самад, тактап айтканда, кажетсизмин. Мен бирөөнү төрөгөн эмесмин, Мен Өзүм да төрөлгөн эмесмин. Мага кимдир бирөө тен боло албайт».

9. Алла тааланын жалгыз жана бирөө гана экендиги.

ЭҢ ЖАКШЫ ЗИКИР - АЛЛАНЫ ЭСКЕРҮҮ

6. عَنْ جَابِرِ رضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقُولُ: أَفْضَلُ الذِّكْرِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَفْضَلُ الدُّعَاءِ الْحَمْدُ لِلَّهِ۔ (ترمذى)

Азирети Жаабир *разияллааху анхунун рабаяты боюнча*, Пайгамбар *саллаллааху алайхи ва саллам мындай деп айткан*: «Эң жакшы зикир - «Лаа илааха иллаллаах»¹⁰ жана эң мыкты дуба - «Аль-Хамдулиллаах».¹¹

7. عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: مَثُلُ الذِّي يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالذِّي لَا يَذْكُرُهُ مَثُلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ فَقَالَ: مَثُلُ الْبَيْتِ الذِّي يُذْكَرُ اللَّهُ فِيهِ وَالْبَيْتِ الذِّي لَا يُذْكَرُ اللَّهُ فِيهِ مَثُلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ۔ (بخارى)

Азирети Абу Муса Ашъарий *разияллааху анхунун рабаяты боюнча*, Пайгамбар *саллаллааху алайхи ва саллам мындай деп айткан*: «Алла тааланы эске ала турган киши менен Алланы эске албай жүргөн кишинин мисалы тириүү менен өлүк адамдын мисалына окшош».

«Муслимдин» рабаяты боюнча Пайгамбар *саллаллааху алайхи ва салламдын мындай деп айтканы кезигет*: «Кайсы үйдө Алланы эске алышса жана кайсы үйдө Алланы эске алышпаса, алардын мисалы тириүү менен өлүк мисалына окшойт».

10. ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ كотормосу: Алладан башка эч кандай кудай жок.

11. ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾ Котормосу: Бардык мактоо-алкоо Алла таалага гана таандык.

8. عن أبي موسى قال: كنَّا معَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَجَعَلَ النَّاسُ يَجْهَرُونَ بِالْتَّكْبِيرِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَيُّهَا النَّاسُ! ارْبَغُوا عَلَى أَنفُسِكُمْ، إِنْكُمْ لَيْسَ تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلَا غَائِبًا، إِنْكُمْ تَدْعُونَ سَمِينًا فَرِيْبًا وَهُوَ مَعْكُمْ". (مسلم)

Азирети Абу Муса разияллааху анху мындей деп рабаят эттөр: «Бир жолу Пайгамбар саллаллааху алайхи ва саллам менен чогуу жолго чыктык. Адамдар көтөрүнкү үн менен Такбийр¹² айта башташты. (Ошондо) Пайгамбар саллаллааху алайхи ва саллам: «Эй, адамдар! Орточо жолду тандагыла. Силер уга албаган жана ар бир жайда жок бирөөгө кайрылып жаткан жоксунцар. Силер өзүңөргө жакын жана силер менен бирге турган Кудайга кайрылып жатасынцар», - деп айтты».

9. عن أبي هريرة عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مَلَائِكَةً سَيِّارَةً فُضْلًا يَبْتَغُونَ مَجَالِسَ الذِّكْرِ، فَإِذَا وَجَدُوا مَجِلَّسًا فِيهِ ذَكْرٌ قَعَدُوا مَعَهُمْ، وَحَفَّ بَعْضُهُمْ بَعْضًا بِأَجْنِحَتِهِمْ، حَتَّى يَمْلَأُوا مَا يَنْتَهُمْ وَبَيْنَ السَّمَاءِ الدُّنْيَا، فَإِذَا تَفَرَّقُوا عَرَجُوا وَصَدِعُوا إِلَى السَّمَاءِ، قَالَ: فَيَسَّالُهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ: مِنْ أَيْنَ جَئْتُمْ؟ فَيَقُولُونَ: جِئْنَا مِنْ عِنْدِ عَبَادِكَ فِي الْأَرْضِ، يُسَبِّحُونَكَ وَيُكَبِّرُونَكَ وَيَهْلِكُونَكَ وَيَخْمِدُونَكَ وَيَسْأَلُونَكَ، قَالَ: وَمَاذَا يَسْأَلُونَنِي؟ قَالُوا: يَسْأَلُونَكَ جَنَّتَكَ، قَالَ: وَهَلْ رَأَوْا جَنَّتِي؟ قَالُوا: لَا، أَئِ رَبْ! قَالَ: فَكَيْفَ لَوْرَأُوا جَنَّتِي؟ قَالُوا: وَيَسْتَجِرُونَكَ، قَالَ: وَمَمْ يَسْتَجِرُونَنِي؟ قَالُوا: مِنْ

12. Аллааху акбар (Алла баарынан улук).

نَارِكَ يَارَبِّ! قَالَ: وَهُلْ رَاوَانَارِي؟ قَالُوا: لَا، قَالَ: فَكَيْفَ
لَوْرَاوَانَارِي؟ قَالُوا: وَيَسْتَغْرِيْنَكَ، قَالَ: فَيَقُولُ: قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ
وَأَغْطِيْتُهُمْ مَاسَلُوا وَأَجْرَتُهُمْ مِمَّا اسْتَجَارُوا، قَالَ: يَقُولُونَ: رَبُّ اْفِيهِمْ
فُلَانٌ، عَبْدٌ خَطْلَةٌ، إِنَّمَا مَرَّ فَجَلَسَ مَعَهُمْ، قَالَ: فَيَقُولُ: وَلَهُ غَفَرْتُ، هُمْ
الْقَوْمُ لَا يَشْقَى بِهِمْ جَلِيسُهُمْ». (مسلم)

Азирети Абу Хурайра разияллааху анхунун рабаяты боюнча, Пайгамбар саллаллааху алайхи ва саллам мындай деп айткан:

«Алла тааланын кээ бир улуу мартабалуу периштелери Алла тааланы зикир кылуу жыйындарына чогула турган адамдарды кыдырып жүрүшөт. Алар (периштелер) Алланы зикир кылуу менен алек жыйындардын бирөөсүн көргөндө, өз канаттарын аларга жайып, ошондой жыйындарга катышып кетишиет. Алар бири-биринин үстүндө ушундай учуп турган болушат: а түгүл жер менен ылдыйкы асмандын ортосундагы бүткүл боштукаларга (периштелер) толуп кетет.

(Бул - Алла тааланын чексиз мээримдүүлүгүнүн метафоралык-өтмө маанидеги сүрөттөлүшү. Муну сөзмө-сөз түшүнбөш керек. (*Котормочу*)

Адамдар ушул жыйындан туруп кетишинде, периштелер дагы асманга кайтып кетишиет. Ошондо, Алла таала алардан (периштелерден): «Кайдан келдиңер?» - деп сурайт. (Чынында, Ал кандай окуя болгонун жакшы билет). Алар (периштелер): «Биз Сага мактоо-алкоо айтып жаткан, Сени улуктап жаткан, Сенин жалгыздыгыңды даңазалап жаткан, Сага мактоо айтып жаткан жана Сенден дуба сурап жаткан кээ бир пенделериңдин алдынан келдик. Ошондо, Алла таала: «Алар дубада Менден эмнени сурап жатышкан эле?» - деп сурайт. Ошондо, периштелер: «Алар Сенден Сенин бейишиңди сурап жатышкан эле», - деп жооп беришет. Алла таала алардан: «Алар Менин бейишимди көрүшкөнбү?» - деп сурайт. Периштелер мындай жооп беришет: «Жок! Эй, Раббибиз! Алар

Сенин бейишинди көрүшкөн эмес». Ошондо, Алла таала дароо суроо узатат: «Эгер алар Менин бейишимди көрүшкөндө, анда эмнени сурашмак?» Периштeler өз жообун улантып жатып: «Алар Сенин паананды сурап жатышат», - деп айтышат. Алла таала: «Алар кайсы нерседен Менин паанамды сурашат?» - деп сурайт. Периштeler: «От азабындан», - деп жооп беришет. Ошондо, Алла таала: «Алар от азабымды көрүшкөнбү?» - деп сурайт. Периштeler: «Жок! Алар от азабынды көрүшкөн эмес», - деп жооп беришет. Ошондо Алла таала: «Эгер алар от азабымды көрүшкөндө эмне болмок?» - деп айтат. Периштeler: «Сенин кечириминди сурашат». Алла таала: «Алар Менден сураган нерсенин баарын аларга бердим. Алар Менден сураган паанамды да аларга бердим», - деп айтат. Ошондо, периштeler: «Эй, Раббибиз! Алардын арасында бир өтө күнөөкөр киши да бар болчу. Ал ошол (жыйындын) жанынан өтүп баратып, бир нече көз ирмемче алардын жанында отуруп калган эле», - деп айтышат. Алла таала: «Аны дагы кечирдим. Алар Менин мээримим жана ырайымыма ушунчалык татыктуу адамдар: алардын жыйынына катышкан бирөө дагы Менин кечиримдүүлүгүмөн куру калбайт».

АЛЛА ТААЛАНЫ СҮЙҮҮ

10. عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رضى اللَّهُ عنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: "كَانَ مِنْ دُعَاءِ دَاؤَدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ حُبَّكَ وَحُبًّا مَنْ يُحِبُّكَ وَالْعَمَلَ الَّذِي يُبَلِّغُنِي حُبَّكَ، اللَّهُمَّ اجْعَلْ حُبَّكَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِي وَأَهْلِي وَمِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ". (ترمذى)

Азирети Абу Дардаа разияллааху анхунун рабаяты боюнча, Пайгамбар саллаллааху алайхи ва саллам мындай деп айткан:

«Алланын пайгамбары Азирети Давуд алайхисалаам төмөнкүдөй сөздөр менен дуба сурачу эле:

«Эй, Раббим! Мен Сенден Сенин сүйүүндү, Сени сүйгөндүн сүйүүсүн жана сүйүүңө жеткире турган ишамалдын сүйүүсүн сураймын. Эй, Алла! Сага болгон сүйүүмдү жанымдан да, үй-бүлөмдөн да, муздак суудан да жагымдуураак кылгын».

11. عَنْ أَنَسِ رضى اللَّهُ عنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: "ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلَاوةَ الْإِيمَانِ: أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سَوَاهُمَا، وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّهٌ، وَأَنْ يَكُرَهَ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ أَنْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ كَمَا يَكُرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ". (بخارى)

Азирети Анас разияллааху анхунун рабаяты боюнча, Пайгамбар саллаллааху алайхи ва саллам мындай деп айткан:

«Кимдир бирөөдө төмөнкүдөй үч нерсе бар болсо, ал ыйман таттуулугун жана даамын сезет: биринчиси, Алла жана Анын Пайгамбары саллаллааху алайхи ва саллам ага бардык нерселерден сүйүктүүрөөк болушу керек; экинчиси, ал Алла

үчүн гана бирөөнүң сүйүшү керек; үчүнчүсү, ал Алла тааланын колдоосу менен каапырлыктан чыккан соң кайрадан каапырлыкка барууну отко киргизилүүнү жактырбаган сыйктуу жактырбашы керек».

12. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: "لَوْ يَعْلَمُ الْمُؤْمِنُ مَا عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الْعُقُوبَةِ، مَا طَمِعَ بِجَنَّتِهِ أَحَدٌ، وَلَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ مَا عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الرَّحْمَةِ، مَا قَنَطَ مِنْ جَنَّتِهِ أَحَدٌ". (مسلم)

Азирети Абу Хурайра разияллааху анхунун рабаяты боюнча, Пайгамбар *саллаллааху алайхи ва саллам* мындай деп айткан:

«Эгер момун Алла тааланын азабынын оордугу жана чексиздигин билсе, анда ал бейишке кириүүдөн үмүтсүздөнмөк. Ошондой эле эгер каапыр Алла тааланын чексиз мээримдүүлүгүн билсе, анда ал бейишке кириүүдөн эч качан үмүтсүздөнмөк эмес».

13. عَنْ وَالِّيَّةِ بْنِ الْأَسْقَعِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: إِنَّمَا عِنْدَنِيْنَ عَبْدِيْنِ بْنِ فَلَيْطَنْ بْنِ مَاشَاءَ. (بخاري و مسنـد دارمي)

Азирети Ваасила разияллааху анхунун рабаяты боюнча, Пайгамбар *саллаллааху алайхи ва саллам* мындай деп айткан:

«Алла таала мындай айтат: Менин пенделериме карата жакшылыгым алардын Мага карата жакшы же жаман ой-пикирине жараша болот».

14. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّهُ قَالَ: "قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: إِنَّمَا عِنْدَنِيْنَ عَبْدِيْنِ بْنِ فَلَيْطَنْ بْنِ مَاشَاءَ، وَإِنَّمَا مَعَهُ حِينَ يُذْكُرُنِي، وَاللَّهُ أَكْبَرُ".

أَفْرَحَ بِتَوْبَةِ عَبْدٍ مِنْ أَحَدِكُمْ يَجِدُ ضَالَّةَ بِالْفَلَّةِ، وَمَنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ
شِبْرًا تَقَرَّبَ إِلَيْهِ ذَرَاعًا، وَمَنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذَرَاعًا تَقَرَّبَ إِلَيْهِ بَاعًا،
وَإِذَا أَقْبَلَ إِلَيَّ يَمْشِي أَقْبَلْتُ إِلَيْهِ أَهْرُولُ». (مسلم)

Азирети Абу Хурайра разияллааху анху Пайгамбар саллаллааху алайхи ва салламдын мындай деп айтканын рабаят кылат:

«Алла таала мындай айтат: Мен Өз пендеме анын Мага карата жакшы ой-пикирине жараша мамиле кыламын. Ал кайсы жерде Мени эстебесин, Мен аны менен бирге боломун». Кудай таалага касам! Токойдо жоголуп кеткен ургаачы төөсүн тапкан адам канчалык кубанычта болсо, Алла таала Өз пендесинин тобосуна ошончолук көбүрөөк кубанычта болот. Алла таала мындай дейт: «Эгер бирөө бир карышчалык Мага жакындаса, Мен ага бир кезчелик жакындаймын. Эгер бирөө Мага бир кулач жакындаса, Мен ага эки кулач жакындаймын. Эгер бирөө Мага карай басып келсе, Мен ага чуркап барамын».

15. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: "أَشَرَّفَ
رَجُلٌ عَلَى نَفْسِهِ فَلَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ أَوْ صَرَبَ بَنِيهِ فَقَالَ: إِذَا آنَا مِثْ
فَأَخْرِقُونِي، ثُمَّ اسْحَقُونِي، ثُمَّ ذَرُونِي فِي الرَّيْحِ، فِي الْبَحْرِ. فَوَاللَّهِ
إِنْ قَدَرَ عَلَيَّ رَبِّي لَيُعَذِّبُنِي عَذَابًا مَا عَذَبَهُ أَهْدَانِي. قَالَ: فَفَعَلُوا بِهِ
ذَلِكَ. فَقَالَ لِلأَرْضِ: أَدْنِي مَا أَخَذْتِ. فَإِذَا هُوَ قَائِمٌ. فَقَالَ لَهُ: مَا حَمَلَكَ
عَلَى مَا صَنَعْتَ؟ قَالَ: خَشِيتَكَ أَوْ مَخَافَتَكَ يَارَبِّي فَغَفَرَ لَهُ".

(بخارى. ابن ماجه. مسنـد احمد)

Азирети Абу Хурайра *разияллааху анхунун рабаят* кылышынча, Пайгамбар *саллаллааху алайхи ва саллам* мындай деп айткан:

«Алла таала мындай дейт: бир жолу абдан көп күнөө жасаган адам, өлөөр алдында өз балдарына: «Мен өлгөндөн кийин сөөгүмдү өрттөп, аны майдалагыла. Анан сөөгүмдүн күлүн денизге барып, шамалга чачып жибергиле. Аллага касам! Эгер Алла таала мени карман алса, бүгүнкү күнгө чейин эч кимге бербеген жазаны мага берет», - деп айтты». (Пайгамбар *саллаллааху алайхи ва саллам*) айтты: «Балдары айтылганды кылышты. Бирок, Алла таала жерге: «Ал кишинин бөлүкчөлөрү кайда болбосун, баарын чогулткун», - деп буйрук берди. Ошентип, ал киши Алла тааланын алдына алынып келинди. Алла таала андан: «Сен эмнеге ушундай кылдың?» - деп сурады. Ал: «Сенден коркконумдан ушундай кылууга аргасыз болдум», - деп жооп берди. Ошондо, Алла таала аны кечирип жиберди».

КУРАНИ КАРИМ

16. عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رضيَ اللَّهُ عنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: "خَيْرُكُمْ مَنْ تَعْلَمُ الْقُرْآنَ وَعَلِمَهُ". (بخارى)

Азирети Усман бин Аффаан разияллааху анху Пайгамбар саллалааху алайхи ва салламдын мындай деп айтканын рабаят этет:

«Курани каримди үйрөнгөн жана аны башкаларга үйрөткөн бирөө - араңардагы эң жакшы киши».

17. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضيَ اللَّهُ عنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: "إِنَّ الَّذِي لَيْسَ فِي جَوْفِهِ شَيْءٌ مِّنَ الْقُرْآنِ كَالْبَيْتِ الْخَرِبِ". (ترمذى)

Азирети ибни Аббаас разияллааху анху Пайгамбар саллалааху алайхи ва салламдын мындай деп айтканын рабаят этет:

«Курани каримдин кенедей да бөлүгүн жатка билбegen бирөө кыйраган үй сыйктуу».

18. عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَوْمًا فِينَا خَطِيبًا، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَوَعَظَ وَذَكَرَ، ثُمَّ قَالَ: "أَمَا بَعْدُ، أَلَا إِنَّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ يُوشِكُ أَنْ يَأْتِيَ رَسُولُ رَبِّي فَلَاجِيبٌ، وَأَنَا تَارِكٌ فِيهِمْ ثَقَلَيْنِ: أَوْلُهُمَا كِتَابُ اللَّهِ فِيهِ الْهُدَىٰ وَالنُّورُ، فَخُذُوهَا بِكِتَابِ اللَّهِ، وَاسْتَمْسِكُوهَا بِهِ فَحَثَّ عَلَىٰ كِتَابِ اللَّهِ وَرَغَبَ فِيهِ، ثُمَّ قَالَ: "وَأَهُلُّ بَيْتِنِي، أَذْكُرُكُمُ اللَّهُ فِي أَهْلِ بَيْتِنِي، أَذْكُرُكُمُ اللَّهُ فِي أَهْلِ بَيْتِنِي، أَذْكُرُكُمُ اللَّهُ فِي أَهْلِ بَيْتِنِي". (مسلم)

Азирети Зайд бин Аркам *разияллааху анху мындей* деп
рабаят этет: бир күнү Пайгамбар *саллалааху алаихи ва саллам*
бизге кайрылып, Алла таалага мактоо-алкоо айткан соң,
мындей деп насаат кылып, эскертуү жасады:

«Эй, адамдар! Мен - бир кишимин. Бир күнү ушундай
болот: менин Раббимдин элчиси келип, мен ушул дүйнө менен
коштошуп кетемин. Мен араңарда эки маанилүү нерсени
калтыруудамын: Алланын Китеби - анда хидаят жана нур бар.
Ошондуктан, Алланын Китебин бекем кармагыла жана ага
амал кылгыла». Ошентип, Пайгамбар *саллалааху алаихи ва*
саллам Алла тааланын Китеби жөнүндөгү сезимди козгоду.
Анан мындей деп айтты: «Мен үй-бүлөмдү дагы артымда
калтыруудамын. Мен силерге эскертуүдөмүн: менин үй-
бүлөмө жакшы мамиле кылуу боюнча Алла тааладан коркуп
тургула».

СҮЙҮКТҮҮ ПАЙГАМБАРЫБЫЗ МУХАММАД САЛЛАЛЛААХУ АЛАЙХИ ВА САЛЛАМДЫН ТАЗА ҮЛГҮСҮ

19. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَأْنِفُ وَلَا يَسْتَنِكُ فَإِنْ يَمْشِيَ مَعَ الْأَرْمَلَةِ وَالْمُسْكِينِ فَيَقُضِيُ لَهُمَا حَاجَتَهُمَا. (مسند دارمى)

Азирети Абдулла бин Абу Авфаа разияллааху анху мындей деп рабаят этет: «Пайгамбарыбыз саллаллааху алайхи ва саллам жесирлер жана жардылар (муктаждар) менен отуруудан арданчу эмес жана андан жийиркенчү эмес. Тескерисинче, ал зат саллаллааху алайхи ва саллам дайыма аларга көмөк көрсөтүү учурун издеп журчү».

20. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا قَطُّ بِيَدِهِ، وَلَا أَمْرَلَةً، وَلَا خَادِمًا، إِلَّا أَنْ يُجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَمَا نِيلَ مِنْهُ شَيْءٌ قَطُّ، فَيَنْتَقِمُ مِنْ صَاحِبِهِ، إِلَّا أَنْ يَنْتَهِ شَيْئًا مِنْ مَحَابِّهِ اللَّهُ، فَيَنْتَقِمُ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. (مسلم)

Азирети Айша разияллааху анхаа мындей деп рабаят этет: «Пайгамбарыбыз саллаллааху алайхи ва саллам Алла таала жолунда жихад (уруш) кылды. Ошентсе да, ал зат саллаллааху алайхи ва саллам эч качан бирөөнү колу менен урган эмес. Кандайдыр бир аялды да, кызматчыны да. Эгер кимдир бирөө ал зат саллаллааху алайхи ва салламга жамандык кылган болсо да, ал зат саллаллааху алайхи ва саллам эч качан өчүн алган эмес. Ал эми, эгер бирөө Алла тааланын ыйык белгилерин урмат кылбаган болсо, ал зат саллаллааху алайхи ва саллам Алла таала үчүн өчүн алган».

21. عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رضي اللَّهُ عنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَعْلَفُ
الْبَعِيرَ وَيُقِيمُ الْبَيْتَ وَيَخْصِفُ النَّعْلَ وَيَرْقَعُ التَّوْبَ وَيَخْلُبُ الشَّاةَ
وَيَأْكُلُ مَعَ الْخَادِمِ وَيَطْعَنُ مَعَةً إِذَا أَغْيَا وَكَانَ لَا يَمْنَعُهُ الْحَيَاةُ أَنْ
يَحْمِلَ بِضَاعَاتَهُ مِنَ السُّوقِ إِلَى أَهْلِهِ وَكَانَ يُصَافِحُ الْغَنِيَّ وَالْفَقِيرَ
وَيُسْلِمُ مُبْتَدِيَا وَلَا يَخْتَرُ مَا دَعَى إِلَيْهِ وَلَوْ إِلَى حَشْفِ التَّمْرِ وَكَانَ هَيْنَ
الْمُؤْنَةُ، لَبَنُ الْخُلُقِ، كَرِيمُ الطَّبِيعَةِ، جَمِيلُ الْمُعَاشَرَةِ، طَلقُ الْوَجْهِ،
بَسَاماً مِنْ غَيْرِ ضَحْكٍ، مَخْزُونًا مِنْ غَيْرِ عُبُوسَةٍ، مُتَوَاضِعًا مِنْ غَيْرِ
مَذِلَّةٍ، جَوَادًا مِنْ غَيْرِ سَرَفٍ رَقِيقُ الْقَلْبِ رَحِيمًا بِكُلِّ مُسْلِمٍ لَمَ
يَتَجَشَّقْ مِنْ شَبَعٍ وَلَمْ يَمْدُ يَدَهُ إِلَى طَمَعٍ. (مشкова: قشيرие: اسد الغابة)

Азирети Абу Саъид Худрий разияллааху анху мынданай деп рабаят этет: «Пайгамбарыбыз саллаллааху алайхи ва саллам өз төөсүнө өзү жемиш берчү. Уй жумуштарын да өзү жасоочу. Бут кийимдерин да өзү жөндөчү. Кийим-кечесин да жамачу. Эчкисин да өзү саачу. Кызматчысын өзүнө жакын отургузуп, тамактандырчу. Ал эгинди майдалоодо чарчаганда, бул иште ага жардам берчү. Базардан үйгө буюмдарды көтөрүп алып келүүдөн эч арданчу эмес. Бай-кедей - ар бир адам менен кол берип саламдашчу. Саламдашууда биринчи салам айтчу. Эгер кимдир бирөө арзыбаган курмалар менен тамагына чакырганда дагы, аны кабыл кылчу, төмөн-пас карап басынччу эмес. Ал зат саллаллааху алайхи ва саллам абдан ак көңүл жана жумшак болчу. Абдан таза жана аруу жашоочу. Бирөөнү күлүмсүрөп тосуп алчу. Анын жүзү күлүмсүрөп турчу. Катуу каткырып күлчү эмес. Кудай тааладан коркуп турчу, бирок нааразы да, капа да болчу эмес. Карапайым мүнөздөгү адам болчу, бирок анда кандайдыр бир алсыздык жана жүрөксүздүктүн изи дагы жок болчу. Ар бир мусулманга

мээримдүү болчу. Эстегидей даражада курсагын тойгузчүү эмес. Ач көздүк сезими менен эч качан колун сунчук эмес, тескерисинче сабырдуу, шүгүр кылуучу жана азга да ыраазы болчу».

22. عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَخْرَجَتْ لَنَا عَائِشَةُ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كِسَّاً وَإِزَارًا غَلِيلَاتِنَا، قَالَتْ: قُبِصَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ
فِي هَذِينِ. (بخارى)

Азирети Абу Муса Ашъарий разияллааху анху мындай деп рабаят этет: «Бир жолу Азирети Айша разияллааху анхаа Пайгамбар *саллаллааху алайхи ва салламдын* калың жүндүү жамынчы жана астыңкы кездемесин бизге көргөзүп: «Пайгамбар *саллаллааху алайхи ва саллам* каза тапкан маалда ушул кийимин кийип жүргөн эле», - деп айтты.

ИСЛАМДЫН НЕГИЗДЕРИ

23. عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةٌ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءُ الرَّزْكَةِ، وَحَجَّ الْبَيْتِ، وَصُومُ رَمَضَانَ۔
(بخارى)

Азирети ибни Умар разияллааху анху Пайгамбар саллалааху алайхи ва салламдын мындай деп айтканын рабаят эттө:

«Ислам беш нерсеге негизделет: биринчиси - Алладан башка кудай жок экенине жана Мухаммад саллалааху алайхи ва саллам Алланын Элчиси экенине күбөлүк берүү; экинчиси - намазды орундуатуу; үчүнчүсү - зекет берүү; төртүнчүсү - Меккедеги Ыйык Үйдү зыярат кылуу; бешинчиси - Рамазан айында орозо кармоо».

24. عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَجَاءَ رَجُلٌ شَدِيدٌ بِيَاضِ الثِّيَابِ شَدِيدٌ سَوَادِ الشَّعْرِ، لَا يَرَى عَلَيْهِ أَثْرُ السَّفَرِ، وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ حَتَّى آتَى النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَأَلْرَقَ رُكْبَتَهِ بِرُكْبَتِهِ، ثُمَّ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ! مَا الْإِيمَانُ؟ قَالَ: أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَالْقَدْرِ خَيْرٌ وَشَرٌّ۔ (ترمذى)

Азирети Умар бин аль-Хаттааб разияллааху анху мындай деп баян кылат:

«Биз Пайгамбар саллалааху алайхи ва салламдын алдында отурганыбызда, аппак кийим кийген жана чачы кара адам

ал зат *саллалааху алайхи ва салламдын* алдына келди. Ал мусапырга да окшобойт эле, биздин арабыздан да эч ким аны таанычу да эмес. Ал келип, тизесин Пайгамбар *саллалааху алайхи ва салламдын* тизесине тийгизип, адептүүлүк менен отурду. Ал: «Эй, Мухаммад *саллалааху алайхи ва саллам!* Ыйман эмнеге айтылат?» - деп сурады. Ал зат *саллалааху алайхи ва саллам:* «Ыйман - бул сенин Аллага, Анын периштерине, Анын китептерине, Анын пайгамбарларына, ақырет күнүнө жана жакшы менен жаман тагдырга ишенгенин», - деп жооп берди».

НАМАЗДЫН ШАРТТАРЫ ЖАНА АДЕПТЕРИ

25. عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَانَ رضى الله عنه أَنَّهُ دَعَا بِإِنَاءِ، فَأَفْرَغَ عَلَى كَفَيْهِ ثَلَاثَ مِرَارٍ فَغَسَلُوهُمَا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَمِينَهُ فِي الْأَنَاءِ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا وَيَدِيهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثَلَاثَ مِرَارٍ، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثَ مِرَارٍ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: "مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وَضْوِئِي هَذَا ثُمَّ صَلَّى رَكْعَيْنِ لَا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ غُفْرَانَهُ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ". (بخارى)

Азирет Усман разияллааху анху бин Аффаан бир жолу суу алдырды. Алгач үч жолу колдорун жууду. Анан он колуна суу алып, оозун чайкады жана мурдун тазалады. Анан үч жолу бетин жууду. Андан кийин чыканактарга чейин колдорун жууду. Анан башына *Masx* тартты. Андан кийин үч жолу томуктарга чейин буттарын жууду. Ошентип, дааратты бүткөн соң Пайгамбар саллаллааху алаихи ва салламдын мындай деп айтканын айтып берди: «Кимде-ким мен даарат алгандай даарат алса, анан азгырыктардан сактанып, жалынып-жалбарып эки рекет намаз окуса, анын мурунку күнөөлөрү кечирилип жиберилет».

26. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضى الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: "آلا آذُكُمْ عَلَى مَا يَمْحُوا اللَّهُ بِهِ الْخَطَايَا، وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ؟" قَالُوا: بَلِي. يَارَسُولَ اللهِ! قَالَ: "إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ، وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى

**الْمَسَاجِدُ، وَإِنْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ، فَذَلِكُمُ
الرِّبَاطُ۔** (مسلم)

Азирети Абу Хурайра разияллааху анху Пайгамбар саллалааху алайхи ва салламдын мындай деп айтканын рабаят кылат:

«Кайсы нерсе менен Алла таала күнөөлөрдү жууп салып, даражаларды жогорулатаарын силерге айтып берейинби? Сахаабалар: «Эй, Алланын Пайгамбары саллалааху алайхи ва саллам! Сөзсүз айтып бериңиз», - деп айтышты. Ал зат саллалааху алайхи ва саллам айтты: «Көңүл барбаса да, жакшылап даарат алуу, мечитке алыстан басып баруу жана бир намаздан кийин экинчи намазды күтүү. Бул дагы бир түрдүү Рибаат. Тагыраак айтканда, бул нерсе чек араларды коргогондой».

27. عَنْ عَائِشَةَ رضيَ اللَّهُ عنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَفْتَحُ الصَّلَاةَ
بِالْتَّكْبِيرِ، وَالْقِرَاءَةِ بِالْحَمْدِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَكَانَ إِذَا رَكَعَ لَمْ يَرْفَعْ
رَأْسَهُ وَلَمْ يُصُوبْهُ، وَلِكُنْ بَيْنَ ذَلِكَ، وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ لَمْ
يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَائِمًا، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ لَمْ يَسْجُدْ
حَتَّى يَسْتَوِيَ جَالِسًا، قَالَتْ: وَكَانَ يَقُولُ فِي كُلِّ رَكْعَتِيْنِ التَّحْيَةَ،
وَكَانَ يَفْرُشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَيَنْصُبُ رِجْلَهُ الْيُمْنَى وَكَانَ يَنْهَا، عَنْ
عَقْبِ الشَّيْطَانِ وَكَانَ يَنْهَا أَنْ يَفْتَرِشَ الرَّجُلُ ذِرَاعَيْهِ إِفْتَرَاشَ الْكَلْبِ،
وَكَانَ يَخْتِمُ الصَّلَاةَ بِالتَّسْلِيمِ۔ (مسند احمد)

Азирети Айша разияллааху анхаа мындай деп рабаят этет:

«Пайгамбар саллаллааху алайхи ва саллам Такбийр (Аллааху акбар) деп намазды баштоочу. Анан «Фаатиха» сүрөөсүн окучу. Рукуга барганда, башын жогору көтөрчү эмес, ылдый да кылчу эмес, тескерисинче аркасын түз кылчу. Рукудан тик туруп, анан Саждада барчу. Саждадан башын көтөргөн соң, толук отуруп, анан экинчи Саждада барчу. Анан экинчи Рекемтөн кийин Тащаххудга отурганда, он бутун тик кармачу. Ал эми сол бутун жаткырчу. Ошентип, отуруп Тащаххудду окучу. Шайтан сыйактуу отуруу, тактап айтканда, согончокторго отурууга тыюу салчу, Ошондой эле Саждада күчүк отурганда буттарын сунган сыйактуу колдорун жерге коюп созууга да тыюу салчу. Аягында Ассалааму алайкум ва рахматуллаах деп намазды бүтүрчү».

28. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَأَلَتِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ
الْعَمَلٍ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى؟ قَالَ: "الصَّلَاةُ عَلَى وَقْتِهَا"، قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟
قَالَ: "بِرُّ الْوَالِدَيْنِ"، قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: "الجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ".

(بخارى)

Азирети Абдулла бин Масъуд разияллааху анху мындай деп рабаят этет: «Мен Пайгамбар саллаллааху алайхи ва салламдан Алла тааланын алдында эң жагымдуу амал кайсы экендин сурадым. Ал зат саллаллааху алайхи ва саллам: «Өз убагында намаз окуу», - деп айтты. Мен андан кийин кайсы экенин сурадым. Ал зат саллаллааху алайхи ва саллам: «Ата-энелерге жакши мамиле кылуу», - деп айтты. Мен андан кийин кайсы экенин сурадым. Ал зат саллаллааху алайхи ва саллам: «Алла таала жолунда жихад кылуу», - деп айтты».

29. عَنْ عَمِّرُوبِنْ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: "مُرُوا أَوْ لَا كُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِينَ، وَفَرِّقُوهُمْ بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ". (ابوداؤد. مسنـد احمد)

Азирети Амар бин Шуңайиб разияллааху анху атасынан, атасы өз атасынан мындай рабаят этет:

«Пайгамбар саллаллааху алайхи ва саллам: «Силердин балдарыңа жетиге киргенде, аларды намаз окууга буюргула. Аナン онго киргенде, намаз окубагандыктары үчүн аларга эскертуү бергиле жана ушул жашта алардын төшөктөрүн бөлүп койгула», - деп айтты».

30. عَنْ فَاطِمَةَ الرَّهْرَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ قَالَ: بِسْمِ اللَّهِ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ، وَإِذَا خَرَجَ قَالَ: بِسْمِ اللَّهِ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ فَضْلِكَ.

(مسنـد احمد)

Азирети Фаатиматуз-Захраа разияллааху анхаа мындай деп рабаят этет: «Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллааху алайхи ва саллам мечитке кирээрде төмөнкү дубаны окучу: «Алланын аты менен, Алланын Элчисине тынчтык болсун! Эй, Рabbim! Менин күнөөлөрүмдү кечиргин жана Өз рахмат эшиктеринди мага ачып койгун».

Ошондой эле мечиттен чыгаарда төмөнкү дубаны суроочу: «Алланын аты менен, Алланын элчисине тынчтык болсун! Эй, Рabbim! Менин күнөөлөрүмдү кечиргин жана Өз берешендик эшиктеринди мага ачып койгун».

ОРОЗО

31. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ: قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: كُلُّ عَمَلٍ إِبْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصَّيَامُ فَإِنَّهُ لِنِي، وَأَنَا أَجْزِيُ بِهِ، وَالصَّيَامُ جُنَاحٌ، فَإِذَا كَانَ يَوْمٌ صَوْمٌ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفَعُ وَلَا يَصْبَحُ، فَإِنْ سَابَةَ أَحَدٍ أَوْ قَاتَلَهُ فَلَيَقُولُ: إِنِّي صَائِمٌ. وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ! لَخُلُوقُ فِيمَا الصَّائِمُ أَطْبَعَ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمُسْكِ، لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانٌ يَفْرَحُهُمَا: إِذَا أَفْطَرَ فَرَحٌ، وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرَحٌ بِصَوْمِهِ». (بخارى)

Азирети Абу Хурайра разияллааху анху Пайгамбар саллаллааху алайхи ва салламдын мындай деп рабаят кылганын айтат: «Алла таала мындай дейт: адамзаттын бардык амалдары өзү үчүн, ал эми орозосу Мен үчүн. Мен Өзүм ага сыйлык боломун. Алла таала мындай дейт: орозо - калкан. Демек, аранардан бирөөнөр орозо кармаса, ал орой сөз сүйлөбөсүн, ызы-чуу көтөрбөсүн. Эгер кимдир бирөө аны сөксө же аны менен жанжалдашса, анда ал мен орозодомун деп ага жооп берсин. Мухаммаддын жаны колунда болгон Кудайга касам! Орозо кармаган адамдын оозунун жыты Алла тааланын алдында жыпар жыттан да тазараак жана жагымдуураак. Себеби, ал Алла таала үчүн гана ошондой ахвалга кабылды. Орозо кармаган адам үчүн эки кубаныч бар: биринчиси - ал оозун ачкан учурда болгон кубаныч; экинчиси - ал орозо аркасынан Алла таала менен жолукканда боло турган кубаныч».

32. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ لَمْ يَدْعُ قَوْلَ الرُّؤْرِ وَالْعَمَلِ بِهِ، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةً فِي أَنْ يَدْعَ طَغَامَةَ وَشَرَابَةَ".
(بخاري)

Азирети Абу Хурайра разияллааху анху Пайгамбар саллалааху алайхи ва салламдын мындай деп айтканын рабаят этет:

«Кимде-ким жалган сүйлөөдөн жана ага амал кылуудан тыылыбаса, анда Алла таала анын ачка болуусуна жана чаңкагандыгына муктаж эмес».

33. عَنْ عَائِشَةَ رضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَّلَيْنَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوْفَاهُ اللَّهُ تَعَالَى، ثُمَّ اغْتَكَفَ آرْوَاجُهَ مِنْ بَعْدِهِ.
(بخاري)

Азирети Айша разияллааху анхаамындай деп рабаят этет:
«Пайгамбар саллалааху алайхи ва саллам Рамазандын акыркы он күндүгүндө Эътикааф¹³та отурчу. Дүйнөдөн кайтканга чейин ушул адатын уланткан. Анан ал зат саллалааху алайхи ва салламдын ыйык аялдары дагы ушул күндөрдө Эътикааф кылышчу».

13. «Отуруу» дегенди билдирет. Алла таалага сыйынуу максатында Рамазан айында акыркы он күнгө мечитте отуруу.

АЖЫЛЫК

34. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: حَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَخَجُوا" فَقَالَ رَجُلٌ: أَكُلُّ عَامٍ؟ يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَسَكَتَ، حَتَّى قَالَهَا ثَلَاثًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: "لَوْقُلْتُ: نَعَمْ، لَوْجَبْتُ، وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ، ثُمَّ قَالَ: "ذَرُونِي مَا تَرَكْتُمْ، فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُوءِ الْهُمَّةِ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَاّهُمْ، فَإِذَا أَمْرَتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأَتُوِّمْنُهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ" . (مسلم)

Азирети Абу Хурайра разияллааху анху Пайгамбар саллалааху алайхи ва салламдын бир кайрылуусунда мындай деп айтканын рабаят этет:

«Эй, адамдар! Алла таала силерге ажылыкты парыз кылды. Ошондуктан, силер ажылык кылгыла. Ошондо, бир адам: «Эй, Алланын Пайгамбary! Ар жылы ажылыкка баруу зарылбы?» - деп сурады. Ал зат саллалааху алайхи ва саллам унчукпады. Ал үч жолу суроосун кайталады. Ошондо, ал зат саллалааху алайхи ва саллам мындай жооп берди: «Эгер мен: «Ооба!» - деп жооп бергенимде, ар бир адамга ар жылы ажылык парыз болуп кетмек. Ал эми силер ошондой кыла албайсынар». Анан мындай айтты: «Мен качанкыга чейин силерди таштасам, ошол кезге чейин силер дагы мени таштап тургула. Керексиз нерсeler жөнүнде суроого ач көздөнбөгүлө. Анткени силерден мурунку адамдар өз пайгамбарларынаabdan көп суроо берчү. Анан алар буларга кылган насааттарга каршы чыгып, жок болуп кетчү. Мен өзүм силерге кандайдыр бир буйрук бергенимде, күчүнөргө жараша аны аткарғыла, эгер кандайдыр бир нерседен кайтарсам, аны таштагыла».

35. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَجَّ لِلَّهِ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيْوَمْ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ. (مشكوة)

Азирети Абу Хурайра разияллааху анху Пайгамбар саллаллааху алайхи ва салламдын мындай деп айтканын рабаят этет:

«Кимде-ким Алла таала үчүн ажылык кылса, анан орой сөз сүйлөбөсө жана күнөө иш кылбаса, анда ал аны энеси жаңы төрөгөн күнүндөй таза жана аруу болуп кайтат».

АЛЛА ЖОЛУНДА САРПТОО

36. عَنْ مُعَاذٍ رضيَ اللَّهُ عنْهُ قَالَ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: "إِنَّكَ تَأْتَى
قَوْمًا مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةٍ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ
اللَّهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكُمْ فَأَعْلَمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ
صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةً، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكُمْ فَأَعْلَمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدِ
افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ، فَإِنْ هُمْ
أَطَاعُوكُمْ فَإِنَّكَ وَكَرَّاهُمْ أَمْوَالَهُمْ. وَاتَّقِ دُعْوَةَ الْمُظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ
بِيَنَهَا وَبِيَنَ اللَّهِ حِجَابٌ." (بخاري)

Азирети Муъааз разияллааху анху мындай деп рабаят этет: «Пайгамбар саллаллааху алайхи ва саллам мени бир аймакка аким дайындал жатып, мындай деп насаат кылды: сен Китеп ээлеринин бир коомуна бара жатасың. Аларды эң алгач Шахаадат келимесине (Алладан башка кудай жок жана мен Алланын Пайгамбaryмыны) чакыргын, эгер алар ушул нерсеге макул болсо, анда Алла таала аларга күнү-түнү беш маал намазды парыз кылганын айттып бергин. Эгер алар бул нерсеге да макул болсо, анда Алла таала аларга садага парыз кылганын айткын. Ал (садага) байлардан алынып кедей-муктаждарга берилет. Эгер алар ушуга да макул болсо, анда алардын эң жакшы мал-мұлктөрүнөн колдорунду тыйып турғун жана өзүнө ақысыздық кылынган бирөөнүн терс дубасынан сактанғын, себеби өзүнө ақысыздық кылынган бирөө жана Кудайдын ортосунда әч кандай тоскоолдук болбойт».

37. عَنْ خُرَيْمَ بْنِ فَاتِكِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَنْفَقَ نَفْقَةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ كُتِبَ لَهُ سَبْعُوَاتٌ ضِعْفٍ.

(ترمذى باب فضل النفقة فى سبيل الله)

Азирети Хурайим бин Фаатик разияллааху анху Пайгамбар саллаллааху алайхи ва салламдын мындай деп айтканын рабаят этет:

«Кимде-ким бир нерсени Алла жолунда сарп кылса, ага сыйлык катары Алла таала жети жұз эсе көбүрөөк сооп берет».

38. عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ أَبُو طَلْحَةَ رضي الله عنه أَكْثَرَ الْأَنْصَارِ بِالْمَدِينَةِ مَا لَا مِنْ نَخْلٍ وَكَانَ أَحَبُّ أَمْوَالِ إِلَيْهِ بَيْرُحَاءَ وَكَانَتْ مُسْتَقِبْلَةُ الْمَسْجِدِ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءِ فِيهَا طَيْبٌ قَالَ أَنَسٌ فَلَمَّا نَزَّلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: «لَئِنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ»، جَاءَ أَبُو طَلْحَةَ إِلَيْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَنْزَلَ عَلَيْكَ لَئِنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ»، وَإِنَّ أَحَبَّ مَالٍ إِلَيْهِ بَيْرُحَاءَ وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلَّهِ تَعَالَى أَنْجُوبِرَهَا وَذُخْرَهَا عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى، فَضَغَّهَا يَا رَسُولَ اللهِ حَيْثُ أَرَاكَ اللَّهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بَخِ! ذَلِكَ مَالٌ رَaiْحٌ، ذَلِكَ مَالٌ رَaiْحٌ، وَقَدْ سَمِعْتَ مَا قُلْتَ، وَإِنِّي أَرِي أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الْأَقْرَبَيْنَ»، فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: أَفْعُلُ يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَسَمَهَا أَبُو طَلْحَةَ فِي أَقْارِبِهِ وَبَنِي عَمِّهِ. (بخارى)

Азирети Анас *разияллааху анху* мындай деп рабаят этет:

«Мединалык ансаардын арасында Азирети Абу Талха *разияллааху анху* Аنسаарий абдан бай адам болчу. Анын курма бактары бар болгон. Анын эң жакшысы - «Бейрухаа» аттуу бак болчу. Аны Азирети Абу Талха *разияллааху анху* абдан жактырчу жана ал Пайгамбар *саллаллааху алайхи ва саллам* мечитинин мандайында жакын жерде болчу. Пайгамбар *саллаллааху алайхи ва саллам* көпчүлүк учурда ушул бакка барып, анын таттуу жана жагымдуу суусунан ичиp турчу. «Силер өзүнөр жакшы көргөн нерселерден сарптамайынча, эч жакшылыкка жетише албайсыңар» деген аят түшкөндө, Азирети Абу Талха *разияллааху анху* Пайгамбар *саллаллааху алайхи ва саллам*дын алдына келип, мындай айтты: «Эй, Алланын Пайгамбары! Сизге баланча маанидеги аят түшкөн. Менин мал-мүлкүмдөн мага эң жакканы - «Бейрухаа» багы. Мен аны Алла жолунда садага кыламын жана Алла таала ушул жакшылыгымды кабыл кылып, менин акыреттеги жыйналган жакшылыктарыма кошот деген үмүттөмүн. Сиз муну каалагандай пайдалансаныз болот». Пайгамбар *саллаллааху алайхи ва саллам* мындай айтты: «Азамат! Азамат! Бул - абдан жакшы жана баалуу мал-мүлк. Абдан пайдалуу. Мен сенин айтканыңды уктум. Мен ушул бакты тууган-туушкандарына берип кой деп сунуш кылам. Ошентип, Азирети Талха *разияллааху анху* ошол бакты жакын туугандарына жана агаларынын балдарына бөлүштүрүп берди».

39. عَنْ عَدَىٰ بْنِ حَاتِمٍ رضيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِتَّقُوا النَّارَ وَلَا يُشْقِقْ تَمَرَّةً". (بخاري)

Азирети Адий бин Хаатим *разияллааху анху* Пайгамбар *саллаллааху алайхи ва саллам*дын мындай деп айтканын рабаят этет:

«Мейли жарым курма берип болсо да, оттон сактангыла».

40. عَنْ عَائِشَةَ رضيَ اللَّهُ عنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: السَّخِيُّ قَرِيبٌ مِّنَ اللَّهِ تَعَالَى قَرِيبٌ مِّنَ النَّاسِ قَرِيبٌ مِّنَ الْجَنَّةِ بَعِيدٌ مِّنَ النَّارِ وَالْبَخِيلُ بَعِيدٌ مِّنَ اللَّهِ تَعَالَى بَعِيدٌ مِّنَ النَّاسِ بَعِيدٌ مِّنَ الْجَنَّةِ قَرِيبٌ مِّنَ النَّارِ وَالْجَاهِلُ السَّخِيُّ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى مِنَ الْعَابِدِ الْبَخِيلِ.

(قشيريه)

Азирети Айша разияллааху анхаа Пайгамбар *саллаллааху алайхи ва саллам*дын мындай деп айтканын рабаят этет:

«Жоомарт Аллага жакын болот, адамдарга да жакын болот, бейишке да жакын болот жана тозоктон алыс болот. Ал эми сараң Алла тааладан алыс болот, адамдардан да алыс болот, бейиштен да алыс болот, бирок тозокко жакын болот. Сабатсыз жоомарт-айкөл ибадат кылуучу сарандан көрө Алла таалага жагымдуураак болот».

41. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَئِ الصَّدَقَةَ أَغْلَظُ أَجْرًا
قَالَ: أَنَّ تَصَدِّقَ وَأَنْكَ صَحِيفٌ تَخْشَى الْفَقْرَ وَتَأْمَلَ الْغَنَى وَلَا تُمْهِلْ
حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْخُلُوقُمْ قُلْكِ لِفْلَانِ كَذَا وَكَذَا وَقَدْ كَانَ لِفْلَانِ.

(مشкова)

Азирети Абу Хурайра разияллааху анху мындай деп рабаят кылат:

«Бир киши Пайгамбар *саллаллааху алайхи ва саллам*дан: Эй, Алланын Пайгамбары! Сыйлык-сооп жагынан кайсы садага эң чоң садага эсептелет?» - деп сурады. Ал зат *саллаллааху алайхи ва саллам*: «Ден соолугунц сак болуп, өзүн да муктаж болгон, кедей болуп каламын деп корккон, бай-дөөлөттү болоюн деп каалаган, мөөнөт бербеген, (тактап айтканда, өлүмдү күтүп отура бербей) анан ушул мал-мүлкүү баланча жерге сарп кыламын жана ушул мал-мүлкүү баланча мураскериме наисип этет деп ойлогон учурда берген садагаң - сыйлык-сооп жагынан эң чоң садага».

АМР БИЛЬ-МАЪРУФ ЖАНА НАХИЙ АНИЛЬ-МУНКАР

(Жакшылыкка үгүттөө жана жаманчылыктан кайтаруу)

42. عَنْ حَدِيفَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ”وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَاوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُؤْشِكَنَ اللَّهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ عِنْدِهِ ثُمَّ لَتَدْعُنَهُ وَلَا يُسْتَجَابَ لَكُمْ“ . (ترمذى)

Азирети Хузайфа разияллааху анху Пайгамбар саллалааху алайхи ва салламдын мындай деп айтканын рабаят эттөт:

«Менин жаным карамагында болгон Кудайга касам! Силер жакшылыкка буюргула жана жаманчылыктан кайтаргыла, болбосо Алла таала силерге катуу азап берүүсү мүмкүн. Ошондо силер дуба кыласыңар, бирок алар (дубалар) кабыл алынбайт».

43. عَنْ نُعْمَانَ بْنِ بشِيرٍ رضيَ اللَّهُ عنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ”مَثُلُّ الْقَائِمِ عَلَى حَدْوَدِ اللَّهِ وَالْوَاقِعِ فِيهَا كَمَثُلِ قَوْمٍ اسْتَهْوَاهُ عَلَى سَفِينَةٍ، فَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَعْلَاهَا وَبَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا، فَكَانَ الَّذِينَ فِي أَسْفَلِهَا إِذَا اسْتَقَوا مِنَ الْمَاءِ مَرُوا عَلَى مَنْ فَوْهُمْ. فَقَالُوا: لَوْ أَنَا خَرَقْنَا فِي نَحْيِنَا خَرْقًا وَلَمْ نُؤْذِ مَنْ فَوْقَنَا، فَإِنَّ يَتْرُكُوهُمْ وَمَا أَرَادُوا هَلْكُوا جَمِيعًا، وَإِنْ أَخْذُوا عَلَى أَيْدِيهِمْ نَجُوا وَنَجَوا جَمِيعًا“ . (بخارى)

Азирети Нуъмаан бин Башийр разияллааху анху Пайгамбар саллалааху алайхи ва салламдын мындай деп айтканын рабаят кылат:

«Алла тааланын чек араларын эсепке алган бирөө менен

аларды бузган бирөөнүн мисалы бир кемеден жай алуу максатында кара көтөн таштаган адамдарга окшош. Кээ бирлерге үстүңкү кабаттан орун берилди, айрымдарына астыңкы кабаттан жай берилди. Астыңкы кабаттагылар үстүңкү кабаттан өтүп суу алууга аргасыз болчу. Анан алар: «Биз жөн жерден үстүңкү кабаттагыларды кыйнап жатабыз. Келгиле, биз астыңкы кабатты тешип, андан суу алалы», - деп ойлошту. Эми, эгер үстүңкү кабаттагылар аларды ушул акмакчылыктан кайтарышпаса, анда алардын баары чөгүп кетишет, эгер аларды жаманчылыктан кайтарышса, анда алардын баары аман калышат».

44. عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رضيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَلِيٍّ رضيَ اللَّهُ عَنْهُ: ”فَوَاللَّهِ لَا نَيَهدِي اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرًا لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعْمَ”
(مسلم و بخاري)

Азирети Сахл бин Саъд разияллааху анху Пайгамбар саллаллааху алайхи ва салламдын Азирети Али разияллааху анхуга төмөнкү насаатты айтканын рабаят этет: «Эгер Алла таала сен аркылуу бир адамды туура жолго салып койсо, бул - сен учун асыл тукумдуу кызыл төөлөрдөн жакшыраак белек». (Араптарда кызыл төө абдан баалуу мал-мұлк әсептелчү).

45. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ”مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى، كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أَجْوَرِ مَنْ تَبَعَهُ، لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أَجْوَرِهِمْ شَيْئًا، وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالٍ، كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ أَثَامِ مَنْ تَبَعَهُ، لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أَثَامِهِمْ شَيْئًا.” (مسلم)

Азирети Абу Хурайра разияллааху анху Пайгамбар саллаллааху алайхи ва салламдын мындай деп айтканын рабаят этет:

«Кимдир бирөөнү туура жолго чакыра турган бирөө ага (жакшылыкка) амал кылган адамдар ээлеген соопко тете соопко ээ болот жана алардын сообунан эч нерсе кемитилбейт. Кимдир бирөөнү адашуу жана жаманчылыкка чакыра турган адам дагы ошол жаман иш кылган адам ээлеген күнөөгө төң күнөөгө ээ болот жана анын (күнөө жасаган) күнөөсүнөн эч нерсе кемитилбейт».

46. عَنْ أَنَسِ رضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا وَبَشِّرُوا وَلَا تُنَفِّرُوا". (مسلم)

Азирети Анас разияллааху анху Пайгамбар саллаллааху алайхи ва салламдын мындай деп айтканын рабаят этет:

«Адамдарга жеңилдиктерди жараткыла, аларга оорчуулуктарды пайда кылбагыла. Ошондой эле күш кабар бергиле, аларды үмүтсүз кылбагыла».

АДАЛ ЖАНА АРАМ

47. عَنْ أَبِي ثَلَاثَةِ الْخُشَنِيِّ جُرْثُومِ بْنِ نَاشِرٍ رضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى فَرَضَ فَرَائِصَ فَلَا تُضَيِّعُوهَا، وَحَدَّ مُحْذِّذًا فَلَا تَغْتَدُّوْهَا، وَحَرَمَ أَشْيَاءً فَلَا تَنْتَهُكُوهَا وَسَكَّ عَنْ أَشْيَاءَ رَحْمَةً لَكُمْ غَيْرَ نُسْيَانٍ فَلَا تَبْحَثُوا عَنْهَا. (دارقطني)

Абу Саълаба Хушаний Журсум бин Наашир разияллааху анху Пайгамбар саллалааху алаихи ва салламдын мындай деп айтканын рабаят этет:

«Алла таала айрым парыздарды белгилеген, силер аларды текке кетирбекиге. Ал айрым чек араларды белгилеген, алардан ашпагыла. Ал айрым нерсelerди арам деп айткан, аларга жакын барбагыла. Ал кээ бир нерсelerди баяндоодо унтуу жолу менен эмес, тескерисинче мээримдүүлүк жана ырайымдуулук жолу менен сүкүт сактады, ошондуктан аларды «чукуп» жүрбөгүлө».

48. عَنِ النَّفَعَانِ بْنِ بَشِيرٍ رضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقُولُ: إِنَّ الْحَلَالَ بَيْنَ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيْنَ وَبَيْنَهُمَا مُشْبَهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى الشُّبَهَاتِ إِسْتَبَرَأَ لِدِينِهِ وَعَزَّزَهُ، وَمَنِ وَقَعَ فِي الشُّبَهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَالرَّاعِي يَدْعُ عَوْنَوْلَ الْحَمِيْيِيْرِ يُؤْشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ، أَلَا! وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حَمَّيْ، أَلَا! وَإِنَّ حَمَّيَ اللَّهُ مَحَارِمَهُ، أَلَا! وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً، إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ، فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا! وَهِيَ الْقَلْبُ. (مسلم)

Азирети Нұймаан бин Башийр *разияллааху анху Пайгамбар саллаалааху алайхи ва салламдын мындай деп айтканын уккан:*

«Арам жана адап - даана-ачык. Алардын ортосунда көпчүлүк адамдар билбegen айрым шектүү нерселер бар. Ошентип, шектүү нерселерден абайлагандар өз динин жана аброюн коргошту. Ал эми шектүү нерселерге кабылган бирөө арам нерсеге жолугушу же қылмыш иш қылуусу мүмкүн. Анын мисалы тыюу салынган аймакка жакын жерде өз малын оттотуп жүргөн чабанга окшош. Анын малы ошол аймакка кирип кетүүсү толук ыктымал. Карагыла, ар бир падышанын эл кирүүгө тыюу салынган кандайдыр бир корголгон аймагы болот. Билип койгула, Алла тааланын корголгон аймагы - Анын арам қылынган нерселери. Кулак салғыла, адамзаттын денесинде бир эт бөлүгү бар. Ал бөлүк сак жана аман болгондо, бардык дene сак жана чың турат. Ал бузулганда жана ооруп калганда, бүткүл дene ооруп, алсырайт. Жакшылап билгиле, ал эт бөлүгү - адамдын жүрөгү».

НИКЕ

49. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "تُنَكِّحُ الْمَرْأَةَ لِأَزْبَعٍ: لِمَا لَهَا، وَلِحَسْبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَأَظْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَّتْ يَدَاكَ". (بخارى)

Азирети Абу Хурайра разияллааху анху Пайгамбар саллаллааху алайхи ва салламдын мындай деп айтканын рабаят этет:

«Кандайдыр бир аялга никеленүүнүн төмөнкү төрт эле негизи болушу мүмкүн:

1) Анын мал-мүлкү; 2) Анын үй-бүлөөсү; 3) Анын сулуулугу жана жамалы; 4) Анын дини жана ыймандуулугу. Бирок сен ыймандуу аялды жогору койгун. Алла сени колдосун. (Сага ыйманы бар аял наисип этсин)».

50. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: شَرُ الطَّعَامِ طَقَامُ الْوَلِيمَةِ، يُدْعَى لَهَا الْأَغْنِيَاءُ، وَيُتَرَكُ الْفُقَرَاءُ، وَمَنْ لَمْ يُحِبِّ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ. (بخارى)

Азирети Абу Хурайра разияллааху анху Пайгамбар саллаллааху алайхи ва салламдын мындай деп айтканын рабаят этет:

«Бай-дөөлөттүүлөр эле чакырылган жана кедей-муктаждар чакырылбаган нике той - эң жаман той. Ошондой эле нике тоюна чакырууну кабыл кылбаган бирөө Алла жана Анын Пайгамбарын четке кагат».

51. عَنْ أَبْنَى عُمَرَ رضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "أَبْغَضُ الْحَلَالَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الظَّلَاقَ". (ابوداود)

Азирети ибни Умар разияллааху анху Пайгамбар саллаллааху алайхи ва салламдын мындай деп айтканын рабаят этет:

«Адал жана уруксат берилген нерселердин арасында Алла тааланын алдында эң жагымсыз жана эң жийиркеничтүү нерсе - бул талак. (Тагыраак айтканда, керек болгондо, буга уруксат берилди, бирок Алла таала муну жактырбайт)».

52. عَنْ عَائِشَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي". (ابوداؤد)

Азирети Айша разияллааху анхаа Пайгамбар саллаллааху алайхи ва салламдын мындай деп айтканын рабаят этет:

«Өз үй-бүлөөсү (аялы жана балдары) менен эң жакшы мамиле кылуучу адам - араңардагы эң жакшы киши. Мен өз үй-бүлөмө баарындардан жакшы мамиле кыламын».

ЖАКШЫ МАМИЛЕ ҚЫЛУУ

53. عَنْ جَابِرٍ رضيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: "إِنَّ مِنْ أَحَبْكُمْ إِلَيَّ وَأَقْرَبْكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحَاسِنُكُمْ أَخْلَاقًا، وَإِنَّ مِنْ أَبْغَضْكُمْ إِلَيَّ وَأَبْعَدْكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الظَّرَارُونَ وَالْمُتَشَدِّقُونَ وَالْمُتَفَسِّهُونَ" قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَدْ عَلِمْنَا الظَّرَارُونَ وَالْمُتَشَدِّقُونَ فَمَا الْمُتَفَسِّهُونَ؟ قَالَ: "الْمُتَكَبِّرُونَ". (ترمذى)

Азирети Жаабир разияллааху анху Пайгамбар саллалааху алаихи ва салламдын мындай деп айтканын рабаят этет:

«Кыямат күнү араңардагы эң адеп ахлактуунар гана мага эң сүйкүмдүүрөөк жана эң жакыныраак болушат. Ошондой эле араңардагы «сарсаар», тагыраак айтканда, оозуна ээ болбогон, туш келди сүйлөгөндөр, «муташаддик» - ажылдай бергендер, ошондой эле «мутафайхик» - текеберлер мага эң жийиркеничтүүрөөк жана менден алысыраак болушат».

Сахаабалар: «Эй, Алланын Пайгамбары! «Сарсаар» жана муташаддик» дегендин маанисин биз билебиз, «мутафайхик» кимге айтылат?» - деп сурашты. Ал зат саллалааху алаихи ва саллам: «Текебер сөздөрдү сүйлөөчүлөргө айтылат», - деп жооп кылды».

54. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: "إِنَّمَا يُعْثِنُ لِأَتَّمِمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ". (السنن الكبرى)

Азирети Абу Хурайра разияллааху анху Пайгамбар саллалааху алаихи ва салламдын мындай деп айтканын рабаят этет:

«Мен эң жогорку адеп-ахлакты толуктаганы жөнөтүлгөнмүн».

55. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضى اللّٰهُ عنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مَنْ كُرْبَ الدُّنْيَا نَفَسَ اللّٰهُ عَنْهُ كُرْبَةً مَنْ كُرْبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَرَ عَلٰى مُغْسِرٍ يَسَرَ اللّٰهُ عَلٰيهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللّٰهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللّٰهُ فِي عَوْنَ الْعَبْدِ مَأْكَانَ الْعَبْدِ فِي عَوْنَ أَخِيهِ، وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللّٰهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ، وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مَنْ بَيْوَتِ اللّٰهِ تَعَالٰى، يَتَلَوَّنَ كِتَابَ اللّٰهِ، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، إِلَّا نَرَكَ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، وَغَشِّيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللّٰهُ فِينَ عِنْدَهُ، وَمَنْ بَطَّلَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسْبَةً." (مسلم)

Азирети Абу Хурайра разияллааху анху Пайгамбар саллаллааху алайхи ва салламдын мындай деп айтканын рабаят эттө:

«Кимде-ким кандайдыр бир мусулмандын дүйнөлүк кыжаалатын жана оорчулуғун алыш салса, Алла таала кыямат күнү анын тынчсыздыктарын жана кыйынчылыктарын андан алыстарат. Кимде-ким кандайдыр бир оорчурукка кабылган бирөөгө бейпилдик тартууласа, ага жеңилдик жаратса, Алла таала акыретте ага жеңилдиктерди жаратат. Кимде-ким кандайдыр бир мусулмандын кемчилигин бекитсе, Алла таала акыретте анын күнөөлөрүн бекитет. Өз тууганына жардам берүүгө даяр турган пендеге Алла таала көмөк көрсөтүүгө даяр турат. Илим-билим алуу үчүн чыккан адамга Алла таала бейиш жолун ыңгайлую кылыш коёт. Алла тааланын үйлөрүнүн биринде отуруп, Алла тааланын Китебин окуй турган жана аны окутуу-үйрөтүү иштери менен алектенип турган адамдарга Алла таала бейпилдик жана канаттанууну түшүрөт. Алла тааланын рахматы аларды камтып турат жана аларды

periштелер курчап турушат. Алла таала аларды Өзүнө жакын пенделер катары эстеп турат. Иш аракеттенүүдө жалкоолонгон бирөөнүн илээндилигин анын тукуму жана үй-бүлөсү жоё албайт. Тагыраак айтканда, ал үй-бүлөсүнө таянып бейишке кире албайт».

56. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: "إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَ يَقُولُ،
يَوْمَ الْقِيَامَةِ: يَا ابْنَ آدَمَ مَرِضْتُ فَلَمْ تَعْذِنْنِي، قَالَ: يَا رَبِّا كَيْفَ
أَعُوذُكَ؟ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ، قَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ عَبْدِي فُلَانًا مَرِضَ
فَلَمْ تَعْذِنْهُ، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْعَدْتَهُ لَوْجَدْتَنِي عِنْدَهُ، يَا ابْنَ آدَمَ إِ
سْتَطَعْمَتْكَ فَلَمْ تُطْعِمْنِي، قَالَ: يَا رَبِّا وَكَيْفَ أَطْعِمُكَ؟ وَأَنْتَ رَبُّ
الْعَالَمِينَ، قَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّهُ إِسْتَطَعْمَكَ عَبْدِي فُلَانٌ فَلَمْ تُطْعِمْهُ؟ أَمَا
عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْأَطْعَمْتَهُ لَوْجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِي؟ يَا ابْنَ آدَمَ إِسْتَشْقَيْتَكَ
فَلَمْ تَسْقِنِي، قَالَ: يَا رَبِّا كَيْفَ أَسْقِيْكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ، قَالَ:
إِسْتَسْقَاكَ عَبْدِي فُلَانٌ فَلَمْ تَسْقِهِ، أَمَا إِنَّكَ لَوْ سَقَيْتَهُ وَجَدْتَ ذَلِكَ
عِنْدِي". (مسلم)

Азирети Абу Хурайра разияллааху анху Пайгамбар саллаллааху алайхи ва салламдын мындай деп айтканын рабаят этет:

«Алла таала кыямат күнү мындай дейт: «Эй, адамзат! Мен ооруган элем, сен Мени көргөнү келбедин». Пенде: «Эй, Парбардигерим! Сен бүтүн ааламдын Раббиси болсоң, кантип ооруп каласың жана кантип Сени көргөнү барат элем?» - деп жооп кылат. Алла таала: «Менин баланча пендемдин ооруганын укпадың беле, ошондо сен аны көргөнү барган

жоксун. Сен билчү эмес белен, эгер сен аны көргөнү барганыңда, Мени анын жанынан табат элең», - деп айтат. «Эй, адамзат! Мен сенден тамак сураганмын, сен Мага тамак бербедин». Ошондо адамзат: «Эй, Парбардигерим! Сен бүтүн ааламдардын Раббиси болсоң, Сен тамакка муктаж болбосоң, мен Сени кантип тамактандырат элем?» - деп жооп берет. Алла таала: «Менин баланча пендем сенден тамак сураганын эстедиңби, ошондо сен аны тамактандырган жоксун. Сен билбейсинбі, эгер сен аны тамактандырганыңда, анын сыйлығын Менден алат элең», - деп айтат. «Эй, адамзат! Мен сенден суу сураган элем, бирок сен Мага суу бербедин». Адамзат: «Эй, Парбардигерим! Сен гана бүтүн ааламдардын Раббиси болсоң, мен кандайча Сага суу берет элем?» - деп айтат. Ошондо, Алла таала: «Сенден Менин баланча пендем суу сураган эле, бирок сен ага суу ичирген жоксун. Эгер сен ага суу ичиргенинде, анын сыйлығын Менден алат элең», - деп айтат».

57. قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "إِنَّكُمْ لَنْ تَسْعُوا النَّاسَ بِأَمْوَالِكُمْ فَسَعْوَهُمْ بِبَسْطِ الْوَجْهِ وَخُسْنِ الْخُلُقِ." (رساله قشيريه)

Пайгамбар *саллаллааху алаихи ва саллам* мынданай деп айтты:

«Эгер силер өз мал-мұлкүнөр менен адамдарга жардам бере албасаңар, анда эч болбогондо алардын көнүлүн көтөрүү үчүн сыйлыктык жана кубануу менен, ошондой эле күлүмсүрөп учурашкыла».

МУСУЛМАНДАР АЙЛАНА ЧӨЙРӨСҮ

58. عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ". (بخارى)

Азирети Анас разияллааху анху Пайгамбар саллаллааху алаихи ва салламдын мындай деп айтканын рабаят этет:

«Өзүнө жактырган нерсени башкаларга жактырмайынча эч ким момун боло албайт». Тагыраак айтканда, езү үчүн рахат-бейпилдик жана жакшылыкты кааласа, анда башкаларга да ошону каалоосу керек».

59. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَا أَبَا هُرَيْرَةَ كُنْ وَرِعًا، تَكُنْ أَعْبَدَ النَّاسِ. وَكُنْ قَنِيعًا، تَكُنْ أَشْكَرَ النَّاسِ. وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، تَكُنْ مُؤْمِنًا. وَأَحِسْنْ جِوَارَكَ، تَكُنْ مُسْلِمًا. وَأَقِلِّ الضَّحِكَ، فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ". (ابن ماجه)

Азирети Абу Хурайра разияллааху анху мындай деп рабаят этет: «Бир жолу Пайгамбар саллаллааху алаихи ва саллам мага карата мындай деди: «Эй, Абу Хурайра! Такыба болгун, сен эң чоң сыйынуучу болуп каласың. Канааттангын, сен эң чоң шүгүр кылуучу болуп каласың. Өзүңө эмнени жактырсан, ошону башкаларга жактырсаң, анда нукура момун эсептелесин. Сага кошунада болгон бирөөгө жакшы кошунада катары мамиле кылғын, ошондо чыныгы жана нукура мусулман эсептелесин. Катуу күлбөгүн, себеби өтө катуу каткырып күлүү жүрөктү өлтүрүп салат».

60. عَنْ أَبِي يُوسُفَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ رضى اللَّهُ عنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامَ يَقُولُ: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ! افْشُوا السَّلَامَ وَأَطْعُمُوا الطَّعَامَ وَصَلُّوا الْأَرْحَامَ وَصَلُّوا وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ". (ترمذى)

Азирети Абу Юсуф Абдулла бин Салаам разияллааху анху Пайгамбар саллалааху алайхи ва салламдын мындей деп айтканын уккан:

«Эй, адамдар! Саламды тараткыла. Муктаждарды тамактандыргыла. Өз ара мээrimдүү болгула жана адамдар уктап жаткан маалда намаз окугула. Эгер ушундай кылсаңар, анда тынчтык менен бейишке кирип кетесинер».

61. عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رضى اللَّهُ عنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامَ قَالَ: "إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَلَا يَتَنَاجِي اثْنَانِ دُوَنَ الْآخِرِ، حَتَّى تَخْتَلُطُوا بِالنَّاسِ، مِنْ أَجْلِ أَنْ ذَلِكَ يُخْزِنَهُ". (مسلم)

Азирети ибни Масъуд разияллааху анху Пайгамбар саллалааху алайхи ва салламдын мындей деп айтканын рабаят эттө:

«Силер үч киши болсоңор, анда башка адамдарга кошулмайынча араңдардагы эки киши өзүнчө шыбырашпасын. Анткени, үчүнчү адам: «Булар менден эмнени жашырып жатышат?» -деп капаланышы мүмкүн.

62. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِذَا عَطَسَ وَضَعَ يَدَهُ أَوْ ثُوَبَةَ عَلَى فِينِهِ وَخَفَضَ أَوْ غَصَّ بِهَا صَوْتَهُ شَكَ الرَّاوِي -
(ترمذى)

Азирети Абу Хурайра разияллааху анху мынданай деп рабаят эттө:

«Пайгамбар саллаллааху алайхи ва салламдын төмөнкүдөй адаты бар болчу: ал зат саллаллааху алайхи ва саллам чүчкүргөндө, колу же кездеме менен оозун жаап турчу жана колдон келишинче үнүн басчу».

ШҮГҮРЧУЛУК ЖАНА ЫРААЗЫЧЫЛЫКТЫ БИЛДИРҮҮ

63. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ لَا يَشْكُرِ النَّاسَ لَا
يَشْكُرِ اللَّهَ". (ترمذى)

Азирети Абу Хурайра разияллааху анху Пайгамбар саллаллааху алайхи ва салламдын мындай деп айтканын рабаят этет:

«Кимде-ким адамдарга ыраазычылыкты билдирибесе, ал Алла таалага да шүгүрчүлүк кылбайт».

АТА-ЭНЕЛЕРДИ СЫЙЛОО

64. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَنْ أَحَقُ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِي؟ قَالَ: "أَمْكَتَهُ" قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: "أَمْكَتَهُ" قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: "أَمْكَتَهُ" قَالَ: "أَبُوكَ" وَفِي رِوَايَةِ يَارَسُولِ اللَّهِ مَنْ أَحَقُ بِحُسْنِ الصُّحْبَةِ؟ قَالَ: "أُمْكَ ثُمَّ أُمْكَ ثُمَّ أَبَاكَ ثُمَّ آذَنَاكَ آذَنَاكَ" (بخاري)

Азирети Абу Хурайра разияллааху анху мындей деп рабаят эттө:

«Бир киши Пайгамбар *саллаллааху алайхи ва салламдын алдына келип*: «Эй, Алланын Пайгамбары *саллаллааху алайхи ва саллам!* Адамдардын арасынан менин жакшылыгыма эң акылуу ким?» - деп сурады. Ал зат *саллаллааху алайхи ва саллам*: «Энең!» - деп жооп берди. Ал: «Андан кийин ким?» - деп сурады. Ал зат *саллаллааху алайхи ва саллам*: «Энең!» - деп жооп берди. Ал төртүнчү жол: «Андан кийин ким?» - деп сурады. Ал зат *саллаллааху алайхи ва саллам*: «Энеңден кийин атаң сенин жакшылыгыңа эң акылуу. Андан кийин башкалар өздөрүнүн даражаларына жараша», - деп жооп кылды».

65. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "رَغِمَ أَنْفَ، ثُمَّ رَغِمَ أَنْفَ، ثُمَّ رَغِمَ أَنْفَ" "مَنْ أَذْرَكَ أَبَوَيْهِ عِنْدَ الْكِبَرِ، أَحَدَهُمَا أَوْ كُلَّهُمَا، فَلَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ" (مسلم)

Азирети Абу Хурайра *разияллааху анху Пайгамбар саллалааху алайхи ва салламдын мындай деп айтканын рабаят этет:*

«Анын мурду топурак болсун. (Бул сөздөрдү үч жолу кайталады). Тагыраак айтканда, картайып калган ата-энелерин учуратып, анан аларга кызмат кылып бейишке кире албаган адам катуу жемеге ылайыктуу жана бактысыз адам».

КОШУНАЛАР МЕНЕН ЖАКШЫ МАМИЛЕДЕ БОЛУУ

66. عَنْ أَبْنِيْ عُمَرَ وَعَائِشَةَ رضى اللّٰهُ عنْهُمَا قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ عَلٰى إِلٰهٖ مُّصَدِّقٍ: مَا زَالَ جَبْرِيلُ يُوْصِيْنِي بِالْجَارِ حَتَّىٰ ظَنَّتُ أَنَّهُ سَيُورُّنِي. (بخارى)

Азирети ибни Умар разияллааху анху жана Азирети Айша разияллааху анхаа Пайгамбар саллалааху алайхи ва салламдын мындай деп айтканын рабаят этет:

«Жабраайл кошуналар менен жакшы мамиледе болуума дайыма мага насаат кылып турду. А түгүл ал аны мураскерлер сабына кошуп коёт деп ойлодум».

67. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضى اللّٰهُ عنْهُ أَئِ رَسُولَ اللّٰهِ عَلٰى إِلٰهٖ مُّصَدِّقٍ قَالَ: "مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤْذِنُ جَارًا، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَسْكُنْ." (بخارى)

Азирети Абу Хурайра разияллааху анху Пайгамбар саллалааху алайхи ва салламдын мындай деп айтканын рабаят этет:

«Кимде-ким Алла таала жана акырет күнүнө ыйман келтирсе, тактап айтканда, чыныгы момун болсо, ал кошунасына жамандык кылбасын. Кимде-ким Алла таала жана акырет күнүнө ыйман келтирсе, ал өз коногун сыйласын. Кимде-ким Алла таала жана акырет күнүнө ыйман келтирсе, ал жакшы жана такыба сөздү сүйлөсүн же унчукласын».

68. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ، وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ، وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ، وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ". قَيْنَلَ: مَنْ يَأْرُسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: الَّذِي لَا يَأْمُنُ جَارُهُ بَوَائِقَةً". (بخارى)

Азирети Абу Хурайра разияллааху анху Пайгамбар саллаллааху алайхи ва салламдын мындай деп айтканын рабаят этет:

«Кудайга касам! Ал момун эмес. Кудайга касам, ал момун эмес. Кудайга касам, ал момун эмес». Андан: «Эй, Алланын Пайгамбary! Ким момун эмес?» - деп суралды. Ал зат саллаллааху алайхи ва саллам: «Кимдин кошунасы анын жаманчылыктары жана кокуску «чабуулдарынан» аман болбосо», - деп жооп берди».

АЛСЫЗДАРГА МЭЭРИМДҮҮ БОЛУУ

69. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: "رَبُّ آشْعَكْ
أَغْبَرَ مَدْفُوعٍ بِالْأَبْوَابِ، لَوْأَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَا يَرَهُ". (مسلم)

«Азирети Абу Хурайра разияллааху анху Пайгамбар саллаллааху алайхи ва салламдын мындай деп айтканын рабаят этет:

«Көпчүлүк адамдар бар: алардын чачтары чакын жана чаң баскан болот. Тагыраак айтканда, карапайым-жөнөкөй көрүнөт жана босоголордон түртүлүп чыгарылат. Бирок, эгер алар Алла таалага тобокел кылып: «Тигиндей болсун», - деп касам ичишсе, анда Алла таала ошондой кылып коёт».

70. عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامَ يَقُولُ: "إِبْغُونِي فِي ضُعْفَائِكُمْ، فَإِنَّمَا تُرْزَقُونَ وَتُنْصَرُونَ بِضُعْفَائِكُمْ".
(ترمذى)

Азирети Абу Дардаа разияллааху анху Пайгамбар саллаллааху алайхи ва салламдан мындай деп укканын рабаят этет:

«Мени алсыздардын арасынан издегиле. Тактап айтканда, мен алар менен бирге турамын. Сiler аларга жардам берип, менин ыраазылыгыма татыктуу боло аласыңар. Чынында эле алсыздар жана кедейлер аркасынан гана сilerрге ырыску берилет жана сilerрге көмөк көрсөтүлөт».

КЕЧИРИМДҮҮ БОЛУУ

71. عَنْ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ رضيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: أَنَّهُ قَالَ: أَفْضَلُ الْفَحَاسَائِلِ أَنْ تَحِلَّ مَنْ قَطَعَكَ، وَتُعْطَى مَنْ مَنَعَكَ، وَتَصْفَحَ عَمَّا شَتَّمَكَ۔ (مسند احمد)

Азирети Муңааз бин Анас разияллааху анху Пайгамбар саллалааху алайхи ва салламдын мындай деп айтканын рабаят этет:

«Сенден алакасын үзүп алган бирөө менен алака орнотуу, сага бербegen бирөөгө берүү жана сага орой сөз сүйлөгөн бирөөнү кечириүү - эң улуу артыкчылык».

72. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ وَلَا عَفَارَجُلٌ عَنْ مَظْلَمَةٍ إِلَّا زَادَهُ اللَّهُ عِزًّا، وَلَا تَوَاضَعَ۔ (مسند احمد)

Азирети Абу Хурайра разияллааху анху Пайгамбар саллалааху алайхи ва салламдын мындай деп айтканын рабаят этет:

«Садага берүүдөн мал-мүлк кемибейт. Кимде-ким башкалардын күнөөлөрүн кечирсе, Алла таала ага дагы көбүрөөк сый-урмат тартуу кылат. Бирөөнүн күнөөлөрүн кечириүү менен сый-урмат кемибейт».

ЖЕП-ИЧҮҮНҮН АДЕБИ

73. عَنْ عَائِشَةَ رضيَ اللَّهُ عنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَذْكُرْ إِسْمَ اللَّهِ تَعَالَى، فَإِنْ نَسِيَ أَنْ يَذْكُرْ إِسْمَ اللَّهِ تَعَالَى فِي أَوْلَهُ فَلْيَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ أَوْلَهُ وَآخِرَهُ." (ترمذى)

Азирети Айша разияллааху анхада Пайгамбар саллаллааху алайхи ва салламдын мындай деп айтканын рабаят этет:

«Аранардан бирөөңөр тамак ичээрде Алланын атын айтсын. Тагыраак айтканда, **Бисмиллаахир Рахмаанир Рахиймди** окусун. Эгер баштаарда эстен чыгарып койсо, анда кайра эстегенде, **Бисмиллаахи аввалаху ва аахираху** деп айтсын».

74. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَكَلَ أَوْ شَرِبَ قَالَ: "الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مُسْلِمِينَ". (ترمذى)

Азирети Абу Саъид разияллааху анху мындай деп рабаят этет:

«Пайгамбар саллаллааху алайхи ва саллам тамак ичкен соң же суу ичкендөн кийин төмөнкүдөй дубаны окучу: «Бардык мактоо-алкоо бизди тамактандырган жана бизге ичирген, ошондой эле мусулман, тагыраак айтканда, баш ийүүчү кылган Кудайга гана таандык».

КИЙИМ-КЕЧЕК

75. عَنْ حُذِيفَةَ رضي اللّهُ عنْهُ قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَهَانَا عَنِ الْخَرِيرِ وَالْدَّيْبَاجِ وَالشُّرْبِ فِي الْأَنْتِيَةِ الْذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَقَالَ: هَيَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَهَيَ لَكُمْ فِي الْآخِرَةِ. (مسلم)

Азирети Хузайфа разияллааху анху мындай деп рабаят этет: «Пайгамбар саллалааху алайхи ва саллам жибек жана жибек кездеме кийүүнү бизге тыюу салган. Ошондой эле алтын жана күмүш идиштеринде тамактанууну да тыюу салган эле. Ал зат саллалааху алайхи ва саллам: «Булар бул дүйнөдө башкалар үчүн, ал эми акыретте сiler үчүн болот», - деп айтты».

76. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي اللّهُ عنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِذَا اسْتَجَأَ تَوْبَا سَمَاءً يَاسِمِهِ عِمَاماً أَوْ قَيْصِراً أَوْ رِدَاءً، يَقُولُ: "اللّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْكَ كَسَوْتَنِيْهِ، وَأَسْأَلُكَ خَيْرَهُ وَخَيْرَ مَا صُنِعَ لَهُ، وَأَغُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ". (ترمذى)

Азирети Абу Саид Худрий разияллааху анху мындай деп рабаят этет:

«Пайгамбар саллалааху алайхи ва саллам жаңы кийим кийгенде, селде, көйнөк же жамынчы деп атын атоочу. Анан мындай айтчу: «Эй, Рabbim! Мактоо-алкоо Сага гана таандык. Сен гана ушул кийимди мага кийдирдин. Мен ушул кийим пайдасын Сенден сураймын. Кайсы максат үчүн бул кийим даяр кылынган болсо, анын жакшылыгын да сураймын. Ошондой эле ушул кийимдин зыянынан жана кайсы максат үчүн бул даярдалган болсо, анын жаманчылыгынан Сенин паананды гана сураймын».

ТАЗАЛЫК ЖАНА АРУУЛУК

77. عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ رضى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الْأُطْهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ". (مسلم)

Азирети Абу Маалик Ашъарий разияллааху анху Пайгамбар саллаллааху алаихи ва салламдын мындай деп айтканын рабаят этет:

«Тазалык жана аруу жашоо дагы ыймандын бир бөлүгү».

78. عَنْ عَائِشَةَ رضى اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "السُّوَاقُ مُطْهَرَةٌ لِّلْفِمِ مَرْضَاهُ لِلرَّبِّ". (نسائي)

Азирети Айша разияллааху анхаа Пайгамбар саллаллааху алаихи ва салламдын мындай деп айтканын рабаят этет:

«Мисваак¹⁴ - оозду таза кармоочу жана Улуу Парбардигердин ыраазычылыгына татыктуу кылуучу нерсе».

14. Тиштерди тазалоо үчүн колдонулуучу жыгач өсүмдүгү.

КӨРӨ АЛБАСТЫК

79. عَنْ أَبْنَىٰ عُمَرَ رضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: "لَا تَحَاسِدُوا، وَلَا تَنَاجِشُوا، وَلَا تَبَاغِضُوا، وَلَا تَدَابِرُوا، وَلَا يَبْعِثُ بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ بَغْضٍ، وَكُوْنُوا، عِبَادَ اللَّهِ! إِخْوَانًا، الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَظْلِمَهُ وَلَا يَحْقِرُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ، الْتَّقْوَىٰ هُنَّا". وَيُشَيَّرُ إِلَىٰ صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَاتٍ: "بِحَسْبِ امْرِيٍّ مِّنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمُ، كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَىٰ الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ". (مسلم)

Азирети ибни Умар разияллааху анху Пайгамбар саллалааху алайхи ва салламдын мындай деп айтканын рабаят эттө:

«Өз ара көрө албастык кылбагыла. Өз ара соодаларынарды бузбагыла. Өз ара кек сактабагыла жана жүзүңөрдү бурбагыла. Араңарадагы бирөөнөр да бирөөнүн соодасынын үстүндө соодалашпасын. Алланын пенделери (жана) бир тууган болгула. Мусулман мусулмандын бир тууганы. Ал ага акысыздык кылбайт, аны кемсингипейт жана аны кордобойт. Такыба - бул жерде. Пайгамбар саллалааху алайхи ва саллам өз көкүрөгүне үч жолу ишаарат кылып: «Такыба - ушул жердө», - деп айтты. Бир адам үчүн жетиштүү жаманчылык - анын мусулман тууганын кемсингүүсү. Ар бир мусулмандын үч нерсеси башка мусулманга арам: анын каны, анын малы мүлкү жана абройу».

80. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِيَّاكُمْ وَالْحَسَدَ، فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ، أَوْ قَالَ الْعُشْبَ".
(ابوداود)

Азирети Абу Хурайра разияллааху анху Пайгамбар саллаллааху алайхи ва салламдын мындай деп айтканын рабаят этет:

«Көрө албастыктан сактангыла, анткени көрө албастык кудум от отун жана чөптуң күйгүзгөндөй эле жакшылыктарды күйгүзүп салат».

ТЕКЕБЕРЛИК

81. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضيَ اللَّهُ عنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِّنْ كِبْرٍ فَقَالَ رَجُلٌ: إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ثَوْبَهُ حَسَنًا، وَنَفْلُهُ حَسَنَةً. قَالَ: "إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ، الْكِبْرُ: بَطْرُ الْحَقِّ وَغَمْطُ النَّاسِ". (مسلم)

Азирети Абдулла бин Масъуд разияллааху анху Пайгамбар саллаллааху алайхи ва салламдын мындай деп айтканын рабаят этет:

«Жүрөгүндө кенедей дагы текеберлик болгон бирөө бейишке кирбейт. Бир киши: «Эй, Алланын Пайгамбары! Адам баласы өзүнө жакшы кийим жана жакшы бут кийим болушун каалайт», - деп сурады. Ал зат саллаллааху алайхи ва саллам мындай айтты: «Алла таала - сулуу жана сулуулукту жактырат. Чынында, адамдын акыйкатты четке кагуусу, адамдарды кемсингүүсү жана жаман мамиле кылуусу - бул текеберлик».

ЖАЛГАН СҮЙЛӨӨ

82. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رضى اللَّهُ عنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: "عَلَيْكُمْ بِالصَّدقِ، فَإِنَّ الصَّدقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، وَمَا يَرَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصَّدقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدْقِيَاً، وَإِلَيْكُمْ وَالْكَذَبُ، فَإِنَّ الْكَذَبَ يَهْدِي إِلَى الْفَجُورِ، وَإِنَّ الْفَجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَمَا يَرَالُ الرَّجُلُ يَكُذِّبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذَبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَابًا." (مسلم)

Азирети Абдулла разияллааху анху Пайгамбар саллаллааху алаихи ва салламдын мындай деп айтканын рабаят этет:

«Чындыкты бекем кармагыла, себеби чындык жакшылыкка жана жакшылык бейишке алыш барат. Дайыма чындыкты сүйлөгөн адам Алла тааланын алдында *Сыддык*¹⁵ деп жазылат. Жалган сүйлөөдөн абайлагыла, анткени жалган баш ийбестик жана күнөөгө алыш барат. Баш ийбестик жана күнөө отко алыш барат. Дайыма жалган сүйлөгөн адам Алланын алдында *Каззааб*¹⁶ деп жазылат».

83. عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رضى اللَّهُ عنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: "أَلَا أَنْبَئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ؟" قُلْنَا: بَلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: "أَلَا شَرَكُ بِاللَّهِ وَعَقْنُقُ الْوَالَدِينِ" وَكَانَ مُتَكَأً فَجَلَسَ فَقَالَ: "أَلَا وَقُولُ الزُّورِا" فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا: لَيْتَهُ سَكَتْ. (بخارى)

15. Эң чынчыл адам.

16. Эң жалганчы адам.

Азиretи Абу Бакр разияллааху анху Пайгамбар *саллаллааху алаихи ва саллам*дын мындай деп айтканын рабаят этет:

«Силерге чоң-чоң құнөөлөрдөн кабар берейинбі?» Биз: «Эй, Алланын Пайгамбary! Сөзсүз айтып бериңиз», - деп айттык. Ал зат *саллаллааху алаихи ва саллам* мындай деди: «Алла таалага бирөөнүң тенештириүү жана ата-энеге баш ийбестик кылуу». Ошол маалда ал зат *саллаллааху алаихи ва саллам* жаздыкка сүйөнө отурган болчу. Туруп отуруп мындай айтты: «Сак болгула! Жалган сүйлөөдөн этият болгула». Ал зат *саллаллааху алаихи ва саллам* ушул сөздү ушунчалык кайталады. Биз сүкүт сактоосун тиледик».

ИСЛАМДЫН КЕЙИШТҮҮ АХВАЛЫ

84. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرُو رضيَ اللَّهُ عنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ حَتَّىٰ إِنْ كَانَ مِنْهُمْ مَنْ أَتَىٰ أُمَّةً عَلَانِيَةً لَكَانَ فِي أُمَّتِي مَنْ يَصْنَعُ ذَلِكَ وَإِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَىٰ إِثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً، وَتَقْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَىٰ ثَلَاثَ وَسَبْعِينَ مِلَّةً كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً، قَالُوا: مَنْ هِيَ يَارَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: "مَا آنَا عَلَيْهِ وَآخْرَاهِي". (ترمذى)

Азирети Абдула бин Умар разияллааху анху Пайгамбар саллаллааху алайхи ва салламдын мындай деп айтканын рабаят этет:

«Менин үммөтүм дагы Ибрааил балдары туш келген ахвалга туш келет. Алар (ахвал) бир бут кийим экинчи түгөйүнө окшош болгон сыйктуу эле өз ара абдан окшош болот. А түгүл эгер алардын бирөөсү энеси менен ойноштук кылган болсо, менин үммөтүмөн дагы кандайдыр бир ошондой бактысыз чыгып калат. Ибрааил балдары 72 агымга бөлүнүп кетишкен эле, менин үммөтүм 73 агымга бөлүнүп кетет, бирок бир агымдан (жамаат) башкасы тозокко кетишет. Сахаабалар: «Ушул «наажи» - куттулуучу агым кайсы?» - деп суралты. Пайгамбар саллаллааху алайхи ва саллам: «Ал агым менин жана сахаабаларымдын жолуна амал кылган болот».

85. عَنْ عَلَىٰ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَامٍ يُوْشِكَ أَنْ يَأْتِيَ عَلَىٰ
النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَنْقُضُ مِنَ الْإِسْلَامِ إِلَّا اسْمَةٌ وَلَا يَنْقُضُ مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا
رَسْمَةٌ مَسَاجِدُهُمْ عَامِرَةٌ وَهِيَ خَرَابٌ مِنَ الْهُدَىٰ عُلَمَاءُهُمْ شَرُّ مَنْ
تَحْكُمَ أَدِيمُ السَّمَاوَاتِ مِنْ عِنْدِهِمْ تَخْرُجُ الْفُتْنَةُ وَفِيهِمْ تَعْوِذُ. (رواہ
البیهقی فی شعب الایمان؛ مشکوٰۃ؛ کنز العمال)

Азирети Али разияллааху анху Пайгамбар *саллаллааху алайхи ва саллам*дын мындай деп айтканын рабаят этет: «Жакында ушундай бир доор келет: Исламдын атынан башка эч нерсеси калбайт. Сөздөрүнөн башка Курандын эч нерсеси калбайт. (Тактап айтканда, ага амал кылынбайт). Ошол доордогу адамдардын мечиттери эл көзүнчө абат¹⁷ көрүнөт, бирок хидаяттан бош болот. Алардын аалымдары асмандын астында жашоочу макулуктардын арасында эң жаман болушат. Алардын ичинен фитна-чагымдар чыгат жана ал өздөрүнө кайтат. Тактап айтканда, баардык жаманчылыктардын булагы ошолор болушат».

17. Элдүү.

ИМАМ МАХДИЙДИН ЧЫГУУСУ

86. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضى اللّٰهُ عنْهُ قَالَ: كُنَّا جُلُوْسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ إِذْ نَزَّلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْجُمُعَةِ: فَلَمَّا قَرَأَهُ «وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ» قَالَ رَجُلٌ: مَنْ هُؤُلَاءِ يَارَسُولَ اللّٰهِ؟ فَلَمْ يُرَاجِعْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ حَتَّى سَأَلَهُ مَرْءَةٌ أَوْ مَرْتَنِينِ أَوْ ثَلَاثًا قَالَ وَفِينَا سَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ قَالَ فَوَضَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ يَدَهُ عَلَى سَلْمَانَ ثُمَّ قَالَ: «لَوْكَانَ الْإِيمَانُ عِنْدَ الْثَّرِيَّا لَنَالَهُ رِجَالٌ مِنْ هُؤُلَاءِ». (بخاري)

Азирети Абу Хурайра разияллааху анху мындей деп рабаят эттө:

«Биз Пайгамбар *саллаллааху алайхи ва саллам*дын алдында отурган элек ошондо ага «Аль-Жумуъа» сүрөөсү түштү. Ал зат *саллаллааху алайхи ва саллам* ушул сүрөөнүн «**ва аахарийна минхум ламмаа йалхакуу бихим**»¹⁸ деген аятын окуп бергенде, бир адам: «Бул сахаабалардын даражасындагы алигиче аларга кошулбаган адамдар кимдер?» - деп сурады. Ал зат *саллаллааху алайхи ва саллам* ага жооп бербеди. Ал киши үч жолу суроосун кайталаган. Рабаятчы мындей кошумчалайт: «Ошол кезде Азирети Салмаан Фарсий *разияллааху анху арабызда* отурган эле. Пайгамбар *саллаллааху алайхи ва саллам* колун анын желкесине кооп: «Эгер ыйман Сурайяга (жылдыз) көтөрүлүп кеткен болсо да, булардын арасынан бир нече адамдар аны кайрадан алып келишет. (Тактап айтканда, бул жерде фарсийлерден чыккан улуу инсандарга **«аахарийн»** деп айтылды. Масийхи Мавъуд ушулардан чыгат жана ага ыйман келтириүүчүлөр сахаабалар даражасына ээ болушат)».

18. «وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ»

87. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضى الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ عَلٰيهِ السَّلَامُ: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيُؤْشِكَنَّ أَنْ يَنْزِلَ فِيْكُمْ أَبْنُ مَرْيَمَ حَكْمًا عَدْلًا، فَيُكِسِّرَ الصَّلِيبَ وَيُقْتَلَ الْخِنْزِيرُ، وَيَضَعَ الْحَرْبَ وَيَفْيَضَ الْمَالُ حَتَّى لَا يَقْبَلَهُ أَحَدٌ، حَتَّى تَكُونَ السَّجْدَةُ الْوَاحِدَةُ خَيْرًا مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا". ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَأَقْرَأُوا إِنْ شِئْتُمْ «وَإِنْ مَنْ أَهْلِ الْكِتَبِ إِلَّا لَيُؤْمِنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا». (بخاري)

Азирети Абу Хурайра разияллааху анху Пайгамбар саллаллааху алайхи ва салламдын мындай деп айтканын рабаят эттө: «Менин жаным колунда болгон Кудайга касам! Жакын арада силерге Марям уулу (тактап айтканда Масийхтин окшошу) түшөт. Дурус чечим чыгаруучу жана адилет ынсан кылуучу болот. Крести сындырат. Чочкону өлтүрөт. Согушка чекит коёт. (Тагыраак айтканда, анын доорунда диний согуштар болбайт). Ошондой эле руханий мал-мұлкту бөлүштүрөт, бирок эч ким аны кабыл албайт. Ошол кезде бир Сажда дүйнө жана дүйнөдөгү бардык нерселерден жакшыраак болот. (Тактап айтканда, ал дүнүйөкорлордун доору болот). Абу Хурайра разияллааху анху рабаят этип мындай айтат:

«Эгер кааласаңар, «ва иммин ахлил kitaabi иллаа ла йуъминанна бихий кабла мавтихий ва йавмал қыямати йакууну ъалайхим шахийдан»¹⁹ деген аятты окуп, андан түшүнсөнөр болот».

88. "اَلَا إِنْ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ لَيْسَ بَيْنِيْ وَبَيْنَهُ نَبِيٌّ وَلَا رَسُولٌ اَلَا إِنَّهُ خَلِيفَتِي فِي اُمَّتِي مِنْ بَعْدِي اَلَا إِنَّهُ يَقْتُلُ الدَّجَالَ وَيُكِسِّرُ الصَّلِيبَ

19. «وَإِنْ مَنْ أَهْلِ الْكِتَبِ إِلَّا لَيُؤْمِنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا».

**وَيَضْعُ الْجِزِيرَةَ وَتَضَعُ الْحَرْبُ أَوْ زَارَهَا أَلَا مَنْ أَذْرَكَهُ فَلَيَقْرَأْ عَلَيْهِ
السَّلَامَ۔ (طبراني الاوسط والصغرى)**

«Билип койгула, Масийхи Мавъуд жана менин ортомдо эч бир пайгамбар жок. Билип койгула, ал менден кийин менин уммөтүмдө мага *Халифа* болот. Ооба, ал *Дажжасалды* өлтүрөт. Крести сындырат. *Жизяны* токтотот (анткени, диний согуштардын доору жок болот жана өлкөлөр ортосундагы согуштардын ыкма-жолдору өзгөрүп кетет). Билип койгула, Масийхи Мавъудду учураткан адам ага менин саламымды сөзсүз жеткирсинг.

89. عَنْ آنِسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: "مَنْ أَذْرَكَ مِنْكُمْ
عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ فَلَيَقْرَأْهُ مِنْ السَّلَامَ۔ (درمنثور ص ۲۴۵)

Азирети Анас разияллааху анхунун рабаяты боюнча, Пайгамбар *саллаллааху алайхи ва саллам* мындай деп айткан: «Кимде-ким Масийхи Мавъуд менен жолукса, ал ага менин саламымды жеткирсинг».

90. عَنْ ثُوبَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: "فَإِذَا رَئَيْتُمُوهُ فَبَاِيْغُوهُ وَلُوْ
حَبُّوا عَلَى التَّلْبِيَّ. فَإِنَّهُ خَلِيفَةُ اللَّهِ، الْمَهْدِيُّ۔ (ابن ماجه)

Азирети Савбаан разияллааху анхунун рабаяты боюнча, Пайгамбар *саллаллааху алайхи ва саллам* мындай деп айткан: «Силер Махдийди учуратканыңарда, мейли кар кечип эмгектеп барсанар да, ага *Байъат* кылгыла. Анткени, ал Алланын *Халифасы* жана Махдий».

91. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: "كَيْفَ أَنْتُمْ
إِذَا نَزَلَ أَبْنُ مَرْيَمَ فِيْكُمْ وَإِمَامُكُمْ مِنْكُمْ؟ وَفِي رِوَايَةٍ فَإِمَامُكُمْ مِنْكُمْ۔
(بخارى؛ مسنـد احمد)

Азирети Абу Хурайра разияллааху анхунун рабаяты боюнча, Пайгамбар *саллаллааху алайхи ва саллам* мындай деп айткан: «Марям уулу (Масийхтин окшошу) сilerге түшкөндө, сilerдин ахвалыңар канчалык кейиштүү болот. Ал сilerдин *Имамыңар* сilerден болот». Дагы бир рабаятта мындай деп кезигет: ал сilerдин арандардан болгондуктан сilerге имамчылык кызматын өтөйт.

92. عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلَىٰ رضي الله عنه قَالَ إِنَّ لِمَهْدِيَنَا أَيْتَيْنِ لَمْ تَكُونَا مُنْذُ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَنْكِسِفُ الْقَمَرُ لَأَوَّلِ لَيْلَةٍ مِّنْ رَمَضَانَ وَيَنْكِسِفُ الشَّمْسُ فِي النَّصْفِ مِنْهُ وَلَمْ تَكُونَا مُنْذُ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ. (سنن دارقطنى)

Азирети Мухаммад бин Али разияллааху анху алдын-ала кабарга ылайык мындай деп рабаят этет: «Биздин Махдийдин чынчылдыгынын эки белги-жышааны бар: ал асман жана жердин жараганынан бери эч кимдин чынчылдыгы үчүн ошентип ачыкка чыккан эмес: биринчиси, ал чыкканда Рамазан айында ай өзүнүн тутулуу күндөрүнүн биринчисинде (он үчүнчү орозо) тутулат жана күн өзүнүн тутулуу күндөрүнүн ортоңку күндөрүндө (жыйырма сегизинчи орозо) тутулат. Бул эки белги-жышаан асман жана жер жараганынан бери эч качан ушинтип ачыкка чыккан эмес».

КОШТОШУУ АЖЫЛЫКТАГЫ КУТБА

93. عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرُوبْنِ الْأَخْوَصِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّهُ شَهَدَ حَجَّةَ الْوَدَاعِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامَ فَحَمَدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَذَكَرَ وَوَعَظَ ثُمَّ قَالَ: "أَئِ يَوْمٌ أَحْرَمُ، أَئِ يَوْمٌ أَحْرَمُ؟" قَالَ: فَقَالَ النَّاسُ: يَوْمُ الْحِجَّةِ الْأَكْبَرِ يَارَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: "فَإِنِّي مَا يَكُونُ مِنْ أَهْلِ الْكُفَّارِ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةٍ يَوْمَكُمْ هَذَا، فِي بَلِدِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، إِلَّا لَا يَجِدُنِي جَانِ إِلَّا عَلَى نَفْسِهِ، وَلَا يَجِدُنِي وَالدُّ عَلَى وَلَدِهِ، وَلَا وَلَدٌ عَلَى وَالدِّهِ، إِلَّا إِنَّ الْمُسْلِمَ أَخُو الْمُسْلِمِ، فَلَنِعَسْ يَحْلُّ لِمُسْلِمٍ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ إِلَّا مَا أَحْلَلَ مِنْ نَفْسِهِ، إِلَّا وَإِنْ كُلُّ رِبَّا فِي الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ، لَكُمْ رُؤُسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَنْتَلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ غَيْرَ رِبَّا الْعَبَادِسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ، إِلَّا وَإِنْ كُلُّ دِمٍ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ، وَأَوْلُ دِمٍ أَضَعُ مِنْ دِمِ الْجَاهِلِيَّةِ دَمُ الْحَارِثِ ابْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، كَانَ مُسْتَرْضَعًا فِي بَنِي لَيْثٍ فَقَتَلَتْهُ هَذِيلُ. إِلَّا وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٍ عِنْدَكُمْ، لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبِينَةٍ، فَإِنْ فَعَلُنَّ فَأَهْجِرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، فَإِنْ أَطْعَنُكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَيِّلًا. إِلَّا وَإِنْ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًا، وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًا، فَإِنَّمَا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ فَلَا يُؤْطِلَنَّ فُرُشَكُمْ مِنْ تَكْرَهِهِنَّ.

وَلَا يَأْذَنْ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ، أَلَا وَإِنْ حَقَّنَ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحَسِّنُوا
إِلَيْهِنَّ فِي كِشْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ۔ (ترمذى)

Сулайман бин Амар Аль-Ахвас атасынан мындан деп рабаят этет: «Атам Пайгамбар *саллаллааху алайхи ва саллам* менен бирге коштошуу ажылыгына катышкан эле. Ушул учурда Пайгамбар *саллаллааху алайхи ва саллам* Алла таалага мактоо айткан соң бир топ насаат кылып, сахаабалардан: «Эң урматтуу күн кайсы?» - деп сурады. Рабаятчынын айтымында, адамдар: «Эй, Алланын Пайгамбary! Улуу ажылык күнү эң урматтуу күн», - деп жооп кылышты. Ал зат *саллаллааху алайхи ва саллам* мындан айтты: «Албетте, силердин каныңар, мал-мүлкүнөр жана ызаатыңар кудум ушул урматтуу күн, шаар жана ай сыйяктуу эле урматтуу. Кулак салгыла! Кандайдыр бир акысыздык кылуучу өзүнөн башка эч кимге акысыздык кылбайт. Ошондуктан, эч бир ата уулуна же эч бир уул атасына акысыздык кылбасын.

Дагы кулак салгыла! Мусулман мусулмандын бир тууганы. Ошондуктан, эч бир мусулман үчүн тууганынын бир нерсесин алуусу дурус жана адал эмес. Ооба, эгер анын өзү бир нерсе берсе, анда бул башка кеп.

Дагы уккула! Мен наадандык доордогу бардык сүткорлукту (процент) жок кыламын. Албетте, түпкү мал-мүлкүнөр силердики болот. Силер да акысыздык кылбайсыңар, силерге да акысыздык кылынбайт. Бирок мен Абдул Мутталиб уулу Аббаастын бардык сүткорлуктарын (түпкү мал-мүлкү менен чогуу) жок кыламын. Дагы уккула! Бұғұндөн тартып наадандык доордогу бардык кандардын куну да кечирилди. Эң алгач мен наадандык доордо өлтүрүлгөн абам Абдул Мутталиб уулу Хааристин өчүн кечиремин. Хаарис ымыркай кезинде эле Бану Лайистин Хузайл уруусунун колунан өлтүрүлгөн эле. Билип койгула, аялдарга жакшы мамиле кылгыла, алар силердин карамагыңарда болушат. Алардын үстүндө силердин эч бир эрк-ыктыярыңар жок. Ооба, эгер алар ачыктан-ачык

абийирсиздик кылса, анда бул башка кеп. Эгер алар (аялдар) ошондой кылышса, анда алардын төшөктөрүн бөлүп койгула жана денелик жаза бергиле. Ал жаза айынан алардын денесинде эч кандай так болбошу керек (женил гана жаза болушу керек). Эгер алар силерге кулак сала башташса, анда аларга каршы кандайдыр бир жол (шылтоо) издебегиле.

Дагы кулак салгыла! Силердин аялдарыңарга карата болгон укуктарыңардай эле алардын силерге карата укуктары бар. Силердин аялдарыңарга карата болгон укуктарыңар төмөнкү: алар силерге жакпаган адамдар үчүн өз үйлөрүн жасалгалабасын жана силерге жакпаган адамдарга үйлөрүңөргө кирүү үчүн уруксат бербесин. Кулак салгыла! Алардын силерге карата болгон укугу төмөнкүдөй: алардын кийим-кечек жана жеп ичүүлөрү боюнча аларга жакшы мамиле кылгыла».